

Кесипке багыт берүү боюнча
тренерлер үчүн колдонмо

Чыгарылыш маалыматтары

Чыгаруучу

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Башкы кеңселер Бонн жана Эшборн шаарларында, Германия

“Иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөктөшүү”

долбоору

Исанов көч., 96
720001 Бишкек, Кыргызстан

T +996 312 90 91 47
F +996 312 90 65 58

giz-kirgisistan@giz.de

www.giz.de

www.giz-employment.kg

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
менен кызматташтыкта

Басылыш чыккан

“Триада Принт” ЖЧК

Дизайн
“Spark Design and Communication” ЖЧК

2019-жылдын апрель айына
карата абалы боюнча

Фото/Сүрөттөлүштөр
GIZ программасынын архиви

Бул басылманын мазмуну үчүн GIZ жоопкерчиликти тартат

Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү
боюнча Федералдык министрлигинин (BMZ)
табыштамасы боюнча

1. ОКУТУУ БОЮНЧА ЖЕТЕКЧИЛИК КӨРСӨТМӨ

1.1.	Тренерлер үчүн тренингди сыноо боюнча жетекчилик көрсөтмө	5
1.2.	Мектептерде кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү моделинин программасынын алкактык планы	6
1.3.	Тренерлер жана окутууну уюштуруу.....	10
1.4.	Коммуникация.....	16
1.5.	Фасилитация.....	18

2. МЕТОДДОР/МЕТОДИКАЛАР

2.1.	Методдор/методика тууралуу кириш маалыматтар	21
2.2.	Методдор/методикалар	22
2.2.1.	Ассоциациялар	22
2.2.2.	Акыл чабыты	23
2.2.3.	Кош айланы	23
2.2.4.	Ролдук оюндар	24
2.2.5.	«Ысык» отургуч	25
2.2.6.	Плакат	26
2.2.7.	Лекция/презентация/мини-сабак	26
2.2.8.	Презентация	27
2.2.9.	Веб-издөө	28
2.2.10.	Чыныгы жолугушуулар	29
2.2.11.	Карточкаларды иреттөө	31
2.2.12.	«Атом» оюну	32
2.2.13.	Сурамжылоо/анкета жүргүзүү	32
2.2.14.	Башкарылуучу кыял чабыты (фантазия)	33
2.2.15.	Ысык карандаш	35
2.2.16.	Топтордо талкуулоо	35
2.2.17.	Экскурсия/изилдөө	36
2.2.18.	Ассоциациялар картасы	38
2.2.19.	Имитациялоо	39
2.2.20.	Жуптардагы интервью	41

▶ Кыргызстандын билим берүү системасындагы кесиптик билим берүүнүн мааниси

Билим берүү системасынын негизги милдеттеринин бири жаштарды кесип тандоого карата даярдоого, аларга кесипке өзүн-өзү аныктоодо жана жумушка орношууда жардам көрсөтүүгө багытталган кесипке багыт берүү боюнча программаны жүзөгө ашыруу болуп саналат. Издөөнүн бул процессинде дайыма жаштардын идеалы жана турмуштук пландары менен тыгыз байланышкан болочок ишмердүүлүк жана кесип тууралуу өзөктүү маселелер каралат.



Жаштардын квалификациялык талаптары эмгек рыногунун жана жумуш менен камсыздоо тутумунун (системасынын) өзгөрүүлөрү менен жана шашат. Билим берүү менен эмгек рыногунун ортосундагы талаптар боюнча ажырымдардан улам жаштарга кесипке багыт берүү илим системасынын чечүүчүү милдети болуп калды. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучулары үчүн кесипке багыт берүү боюнча программаны иштеп чыгуу жана кийирүү тууралуу чечим кабыл алган.

Бул башталышты (демилгени) илгерилеттүүдө Эл аралык кызматташтык боюнча Герман коомчулугу (GIZ) ар тарааптуу колдоо көрсөттүүдө.

Окутуунун беш тепкичтүү модели мектептердеги кесипке багыт берүүнүн негизги элементи болуп саналат. Окуучуларга мектепте ар кыл кесиптер тууралуу, билим алуунун кийинки мүмкүнчүлүктөрү тууралуу, эмгек рыногундагы жагдай тууралуу кеңири маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү сунушталат, мындан тышкary, практика жүзүндө ар кыл кесиптер менен таанышуу мүмкүнчүлүгү бар болгондуктан, алар өз курдаштары менен бирге өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүнүн чыныгы картинасын алышат. Ушунун негизинде окуучулар ата-энелери менен биргеликте көксөгөн кесипти тандоо тууралуу чечимди кабыл ала алышат.

Кесипке багыт берүү программысы жаштарга өздөрүнүн кесиптик келечегинин ийгиликтүү баштоо жолунда колдоого жана коштоого ээ болууга мүмкүнчүлүк берет.

Министр

Г.К. Кудайбердиева

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G.K. Kudayberdieva".

1. Окутуу боюнча жетекчилик көрсөтмө

1.1 ТРЕНЕРЛЕР ҮЧҮН ТРЕНИНГДИ СЫНОО БОЮНЧА ЖЕТЕКЧИЛИК КӨРСӨТМӨ

Бул материал кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү программасын 9-класстын окуучулары үчүн өткөрүүгө окутуучуларды окутуучу тренерлер үчүн колдонмо болуп саналат.

«9-класста кесипке багыт берүү – окутуучулар үчүн жетекчилик колдонмо» аттуу окутуучулар үчүн жетекчилик колдонмо менен бирге колдонулушу керек.

► Мектептерде кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү моделин окутуунун контексти

Мектептерде кесипке билим берүүнүн беш тепкичтүү моделинин максаты – окуучуларга өздөрүн таанууга (кызыгуулар, жөндөмдүүлүктөр, көндүмдөр, баалуулуктар ж.б.), кесип жана карьера тууралуу, көксөгөн кесипке ээ болуу үчүн мүмкүндүк берүүчү окуу жайлар тууралуу билүү, ошондой эле практикалык билимдерди алуу жана эмгектин чыныгы дүйнөсү менен жолугушуу аркылуу көксөгөн кесипти сыйап көрүү мүмкүнчүлүгүн берүү.

Программанын максаты - кесипти жана окуу жайды тандоодо акыл менен калчанган жана негизделген чечимдерди кантип кабыл алуу керектигине окутуу болуп да саналат.

Окутуучу кесипке багыт берүү жаатында эксперт болуп саналбайт, жана билим берүү системасы, билим берүүчүлүк кызматтарды көрсөтүүчүлөр, кесиптер

жана эмгек рыногундагы келечектеги керектөөлөр ж.б. тууралуу маалыматтарды берүү анын милдетине жатпайт. Алар мындан ишти аткаруу үчүн зарыл болгон тиешелүү окутуудан өтүшкөн эмес жана тажрыйбасы жок. Мындан тышкary, эмгек рыногу азыркы күндө ушунчалык диверсификацияланган жана ушунчалык тез өзгөрүп турғандыктан, ар бир эле экспертке бул өзгөрүүлөрдүн баарын көзөмөлдөп турду өтө кыйын. Жарандарга билим алуу жаатында да, ошондой эле жумушка орноштуруу жаатында да (карьераны башкаруу көндүмдөрү) өздөрүнүн карьерасын башкарууга жардам берүүчү көндүмдөрдү өздөштүрүү сунушталат. Ошондуктан кесипке багыт берүүдө окутуучунун ролу ири даражада карьераны өнүктүрүүгө көмөктөшүүдө, окутуу чөйрөсүн түзүүдө жана өз окуучуларын карьерага окутуу процессин колдоодо жатат.

► Окутуунун активдүү ыкмалары

Окутуучунун бул ролу кесипке багыт берүү программасын окутууда колдонулуучу методдор менен тыгыз байланышкан. Окутуучунун негизги ролу окуучуларга бардык билимдерди берүүдө эле жатпагандыктан, ал эми лекция барган сайын окутуунун методу катары аз колдонула баштагандыктан, негизги акцент окутуунун активдүү методдоруна жасалууда, анда окуучулар окутуу процессине өтө активдүү катыша башташат.

Эмпирикалык окутууну жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берүүчү окутуунун активдүү методдорун колдонуу да мектептеге кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү программасын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн алдын-ала шарт болуп саналат. Кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү программасынын алкагындагы бардык семинарлар («9-класстагы кесипке багыт берүү – Окутуучулар үчүн колдонмону» караңыз)

окутуунун активдүү методдорун колдонууну камтуу менен иштелип чыккан. Бул методдор окуучуларды ойлонууга, изилдөөгө, аракеттенүүгө, чечүүгө жана окууга демилгелешет. Эч ким аяккы жоопторду жана чечимдерди дароо бербайт – окуучулар суроолорду иликтеп жана ылайыктуу жоопторду жана чечимдерди өздөрү табышы керек.

1-сүрөттө окутуунун ар кыл методдору жана ошол методдордун натыйжалуулугу көрсөтүлгөн. Изилдөөлөрдүн маалыматтары көрсөтүп турғандай, катышуучулар маалыматтарды жөн гана угуп кабыл албастан, ошондой эле тигил же бул формада – темаларды талкуулоого, презентациялоого, чыныгы тажрыйбаны окшоштурууга (имитациялоо) (ролдук оюндар) ж.б. аркылуу активдүү катышкан учурда натыйжалуу эстеп калышат (өздөштүрүштөт).

Эки жумадан кийин биздин есибизде калат:	Аталышы	Окуу процессине тартылуунун даражасы:
Биз айткандардын жана жасагандардын 90%	Чыныгы жумуш Чыныгы тажрыйбаны окшоштуруу (имитациялоо) Ролдук оюндар	Активдүү
Биз айткандардын 70%	Сүйлөшүүлөрдү өткөрүү Талкууларга катышуу	
Биз көргөндөрдүн жана уккандардын 50%	Чыныгы процесске байкоо салуу Презентацияны карап чыгуу Демонстрациялык процесске байкоо салуу Кинотасманы көрүү	Пассивдүү
Биз көргөндөрдүн 30%	Иллюстрацияларды карап чыгуу	
Биз уккандардын 20%	Чыгып сүйлөөлөрдү угуу	
Биз окугандардын 10%	Окуу	

Мурдатан белгиленип өткөндөй, мектептердеги натыйжалуу кесипке багыт берүү теориялык жактан да, практикалык жактан да лекция формасында жүргүзүлбөшү керек. Лекция ар бир сабактын темасын алгачкы тааныштыруу үчүн гана колдонулат. Акцент катышуунун негизиндеги окутуу методорун пайдаланууга жасалат. 9-класста кесипке багыт берүүнүн

беш тепкичтүү программасын окутуунун активдүү методдорун кеңири колдонуусуз ийгиликтүү ишке ашырууга мүмкүн эмес.

Бул жетекчилик колдонмодо окутуунун активдүү методоруна негизги көңүл бурулат.

1.2 МЕКТЕПТЕРДЕ КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮНҮН БЕШ ТЕПКИЧТҮҮ МОДЕЛИНИН ПРОГРАММАСЫНЫН АЛКАКТЫК ПЛАНЫ

**Тренерлерди окутуу боюнча колдонмо
мектеп окуучуларына кесипке багыт
берүүнүн беш тепкичтүү моделин кийирүү
максатында иштелип чыккан. Бул бөлүмдө
биз ошол моделдин негизги учурларын жана
дидактикалык принциптерин карап чыгабыз:**

Программанын жалпы максаты –кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү моделине активдүү катышуу аркылуу окуучулар ездөрүнүн келечеги үчүн жоопкерчилики алууга, өзүн жана өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн жакындан таанууга, вариантарды, билим алуучулук жана карьералык мүмкүнчүлүктөрдү жакшы билүүгө, мектепти тандоодо салмакталган чечим кабыл алууга, эмгек дүйнөсүнө киругүгө жана ошону менен өз карьерасын пландаштырууда ийгиликке жетишүүгө шыктандыруу.

Кесипке багыт берүү програмmasы окуучуларга чечимдерди кабыл алуу үчүн потенциалды түзүүгө багытталган, жана бул максаттарда ал эки негизги компоненттерди бириктирет. Бир компонент инсандык иш билгилиkti (компетенцияларды), же өздүк “менди” өнүктүрүүгө, окутуунун жана кесипке ээ болуунун варианttарын изилдөөгө жана ошол варианttар менен иштөөгө багытталган. Экинчи компонент социалдык иш билгилиkti (компетенцияларды) өнүктүрүүгө багытталган, алар кесиптик дүйнөдө өтө чоң мааниге ээ.

Алар изилдөө предмети гана болбостон, ошондой эле кесипке багыт берүү програмmasынын алкагында окутуунун предмети да болушу керек. Ошентип, өзгөчө көңүл окуучулардын инсандыгын калыптандырууга бөлүнөт; ал эми процесстин борборунда эркти

өнүктүрүү жана бекемдөө, чечимдерди кабыл алуу, педанттык жөндөмдүүлүгү, натыйжалуу иштөөгө

даярдыгы, тырышчаактыгы жана мамилелерди куруу жөндөмдүүлүгү жайгашат.

► Дидактикалык принциптер

Кесипке багыт берүү программасын өткөрүүгө кызықдар болгон негизги тараантар кесипке багыт берүү бол, эң алды менен, процесс экендигин көңүлгө алыши керек. Кесипке багыт берүү окуучулар өздөрүнүн жеке потенциалын аndoого жардам берет;

ал жаш өспүрүмдөргө кесип жана мектеп тандоодо багыт бериши, белгилүү бир кесипти тандоо менен байланышкан ишти колдошу жана окуучуларга кесип жана билим алууну көз карандысыз тандоо жасоого жардам бериши керек.

Кесипке багыт берүүнүн инсандын калыптанышына кошкон салымы өзгөчө методологияны иштеп чыгууну талап кылат: *ачык, түз тажрыйба жана окуу иш-чараларына активдүү катышуу жөнүндөгү ой жүргүртүлөр программаны шике ашыруу үчүн алдын-ала шарт болуп саналат. Программа активдүү жана интерактивдүү окутуу формасында өткөрүлөт.* Кесипти жана мектепти тандоо процессинде активдүү окууга жана квалификациянын өзөктүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү методдор кольдонулат. Мынданай методдордо: талкуу, ролдук оюндар, топтордо иштөө, экспертик метод, ассоциативдик карта, карьеранын портфолиосун түзүү, “макул” жана “каршы” дебаттары, өз алдынча иштөө, жупташып иштөө, интервью, эмгек дүйнөсү, чыныгы жолугушуулар ж.б. кирет. Кесипке багыт берүү программасында кольдонуулучу жогоруда саналып өткөн жана башка методдор өзүнчө жетекчилик кольдонмода көңири каралат (“Кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү моделин кийирүү боюнча окутуучулар үчүн кольдонмону” караңыз).

Чыныгы жолугушууларды уюштурууда жана өткөрүүдө жаш өспүрүмдөр өздөрү үчүн чечимдерди жана жоопторду өздөштүрүүгө жана издөөгө активдүү катышкан, чыныгы мектеп кырдаалында интерактивдүү окутууну колдогон, методдор кольдонулат: окуучулар жана кесиптик-техникалык окуу жайлардын окуучулары, компаниянын өкүлдөрү менен интервью жүргүзүштөт, ошондой эле кесип тууралуу маалыматтарды алуу үчүн ар кандай жармаңкелерге барышат ж.б.

Чыныгы жолугушуулар кылдат даярдыкты жана жаштар жана окуучулар тарабынан кийин да иштердин аткарылышын талап кылат. Бул инновациялык мамилелерди жана мектеп менен компаниялардын ортосундагы интенсивдүү кызметтештигүү талап кылат. Чыныгы жолугушууларды өткөрүүнүн шарттарын аныктоодо кесипке багыт берүүнүн жалпы процессин эске алуу зарыл. Мектеп жана кесип тууралуу чечимдер көп учурда үй-бүлөдө кабыл алына тургандыгын биз билишибиз керек. Айрым өлкөлөрдө жаштар жеке консультацияларды да аlyшат. Ошондуктан, кесипке багыт берүүнүн бул программасына катышуу менен окуучулар ата-энелери менен тыгыз кызметтештигүү аркылуу тандоо жасашат. Мектепте өткөрүлүп жаткан

кесипке багыт берүү программасынын алкагында окуучулар арасында консультацияларды максаттуу колдонууга ээ болушу керек.

ОКУТУУ БӨЛҮМҮ: ӨЗҮН-ӨЗҮ ТААНУУ:

Өзүн-өзү таануу – бул жаш өспүрүмдүн өздүк “мени” (күчтүү жактары, алсыз жактары, кызыгуулары, жөндөмдүүлүктөрү) менен жолугушуусу жана ал кесипке багыт берүү процесси жана чечим кабыл алуу үчүн башат чекитти билдириет. Эгер жаш өспүрүм өзүнүн потенциалы (жөндөмдүүлүктөрү, көндүмдөрү, күчтүү жактары, шыктары) тууралуу билсе, ал максаттуу түрдө маалыматтарды издөөнү баштайт; башкача айтканда ал өзүнө ылайык келе турган билим алуунун жана кесиптин вариантын карайт.

Максаттар

Окутуунун бул бөлүмүнүн жалпы максаты – окуучуларга алардын инсандыгынын чыныгы картинасын түшүнүү процессинин бөлүгү катары өз шыктарын жана жөндөмдүүлүктөрүн аndoого жардам берүү. Жаш өспүрүм анын өздүк “мени” менен иштөө да туура чечим кабыл алуу үчүн маанилүү өбөлгө болуп саналаарын түшүнүшү керек; бул иш аларга эмнени туура жана эмнени анчейин жакшы эмес (күчтүү жана алсыз жактар, ошондой эле өнүгүү үчүн тармактар) кылып жаткандарын изилдөөгө шыктандырат. Бул маалыматтарга ээ болгон жаш өспүрүм кийин өзүнүн инсандык профилин кесиптин жана мектептин талаптары менен салыштыра алат.

Программанын/сабак берүүнүн мазмуну жана /же окутуунун мазмуну

- Жаш өспүрүм издөөгө, изилдөөгө жана өзүнүн өздүк каалоолорун, кызыгууларын жана жөндөмдүүлүктөрүн сыноого үйрөнүшү, ошондой эле өзүнүн өздүк күтүүлөрүн баалоого жана жашоодо ишке ашырууга үйрөнүү үчүн шык-жөндөмдүүлүктөрдү кантит аныктоону билиши керек;
- өздүк жөндөмдүүлүктөрдү жана иштөөгө даярдыкты таанууга;
- өзүнүн кызыгуулары, жөндөмдүүлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрү (өзүн-өзү баалоону жүргүзүү) тууралуу ой жүргүртүүгө;
- пландарды курууга жана кесип/мектеп тандоого жараша өзүнүн үстүндө иштөөгө;
- кесипти жана кызметтештигүү милдеттемелерди сын көз караш менен баалоого;
- мектептердин жана кесиптердин көңири саны үчүн жарамдуулук планында өздүк баалуулук сезимин (айрыкча бул кыздарда тиешелүү) бекемдөөгө үйрөнүшү кажет.

ОКУТУУ БӨЛҮМҮ: БИЛИМ АЛУУЧУЛУК, КЕСИПТИК МУМКҮНЧҮЛҮКТӨР ТУУРАЛУУ МААЛЫМДОО

Мектеп жана карьеранын ар кыл варианттары тууралуу маалыматтарды өздөштүрүү жана колдонуу жаш өспүрүмдергө жеке иш-билигилек (компетенциялар) менен мектептердин жана кесиптердин талаптарынын ортосундагы байланыш тууралуу жаңы көз караштарды ачууга мүмкүндүк берет. Программанын катышуучуларын маалыматтарды өз алдынча табууга, колдонууга жана маалыматтарды, жеткиликтүү маалымат булактарын – иш менен камсыз кылуунун маалыматтык борборлору, иш менен камсыз кылуу кызматтары, журналдар жана брошюралар, эмгек рыноктору, иш менен камсыз кылуунун маалымат булактары, интернеттеги сунуштар, мектептеги жана билим берүүчүлүк мүмкүнчүлүктөр, иштөө тармактары жана кесиптер, жумушчу орундар, тенденциялар ж.б. тууралуу фактыларды жана маалыматтарды иргеп алууга үйрөтүштө.

Максаттар

Окутуунун бул бөлүмүнүн жалпы максаты – окуу жайлар жана кесип тууралуу ар кандай маалыматтык сунуштар тууралуу билимдерди алуу, ошондой эле жаш өспүрүмдергө активдүү жана көз карандысыз түрдө жеткиликтүү маалыматтык сунуштарды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүү.

Жаш өспүрүмдердүү кесип жана мектеп тандоо көндүмдөрүнө үйрөтүү учун, аларга башында өздөрүн кызыктырган маалыматтык сунуштарга көңүлүн буруу керек. Дал ошондуктан алар иш менен камсыз кылуу, квалификация, кесиптик билим алуунун варианттары ж.б. тармактар тууралуу интернеттеги жана башка булактардан маалыматтарды өз алдынча издеөгө жана тандап алууга жана аларды өз каалоолоруна ылайык иштөп чыгууга үйрөнүштөт. Жаш өспүрүмдер маалыматтарды когнитивдүү түрдө иштетишет, жана аларга жеке ой жүгүртүү аркылуу жаңы идеяларды жана билимдерди алуунун кошумча мүмкүнчүлүгү, ошондой эле жеке өздүк тажрыйбаны баштан кечирүү мүмкүнчүлүгү берилет. Бул биринчи кезекте жогорку активдүүлүктө жана жаш өспүрүмдердүн кызыгуусун камсыз кылуу менен, аларды кийинки карьера тандоо процесстерине даярдоо менен, чыныгы жолугушууларды жана практиканы эске салган эмпирикалык көнүгүүлөргө тиешелүү.

Программанын/сабак берүүнүн мазмуну жана /же окутуунун мазмуну

- Жаш өспүрүмдер мектеп жана кесип тууралуу тиешелүү маалыматтарды көз карандысыз чогултуу жана иштөп чыгуу менен, карьераны башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүшү керек;
- Ар кандай мектеп программалары жана тармактар тууралуу маалыматтарды табууга, өз жөндөмдүүлүктөрүн таанууга, өзүнүн кызыгууларына ылайык тандалган окуу жайлар жана кийинки билим алуусу тууралуу так маалыматтары алууга үйрөнүшү;

- жеке мамилени жана түшүнүүнү мектеп жана кесип тандоо менен шайкеш келтириши;
- сынчыл ой жүгүртүү жана өз карьерасын пландоону кайра баалашы;
- өзүн көксөгөн кесипте көрсөтүүгө карата алып баруучу билим берүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу билимдерди алыши;
- кесип тандоо тууралуу маалымдалган чечимге келүү учун мурунку же жаңы түзүмдөлгөн түрдөгү маалыматтарды карап чыгышы;
- иштин жана элементардык адамдык фактор катары кесиптин көптөгөн маңыздарын жана формаларын, ошондой эле алардын турмуштук мейкиндигин таанышы жана аларга жекече баалуулук ыйгарышы;
- жыныстын негизинде белгилүү бир мектептердин жана эмгек рыногунун гендердик спецификасы менен иштөп жатып, болочок турмуш-тиричилик жана карьера менен байланышкан кесепттерди изилдеши жана баалашы керек.

ОКУТУУ БӨЛҮМҮ: ЧЫНЫГЫ ЖОЛУГУШУУЛАР

Бул бөлүмдө жаш өспүрүмдергө аларды кызыктырган мектептер жана кесиптер тууралуу практика жүзүндө билүү сунушталат. Чыныгы жолугушууларды ийгиликтүү өткөрүү учун ошол жолугушуулардын жаш өспүрүмдергө берген артыкчылыктарын, чыныгы жолугушууларга жакшы даярдануунун зарылдыгын жана аны өткөрүүгө, кийинки жумуштарды аткарууга жана релаксацияга карата талаптарды түшүнүрүп берүү өтө маанилүү.

“Чыныгы жолугушуулар” термининин алдында биз эмгек дүйнөсү (компаниялардын кызматкерлери менен баарлашуу, практика/стажировка), мектептеги билим берүү системасы (мектептердеги сыйап байкоочу күндөр), иш менен камсыз кылууга тиешеси бар мекемелер (иш менен камсыз кылуу кызматтары, иш менен камсыз кылуунун маалыматтык борборлору, компанияларга окутуу кызматтарын сунуштоочу мекемелер жана карьераны өнүктүрүү борборлору) менен болгон бардык түз жолугушууларды түшүнөбүз. Ага, мисалы, Кыздар күнү жана/же Кыздар жана балдар күнү же Ачык эшиктер күнү ж.б. сыйкатуу бир күндүк маалыматтык иш-чаралар да кирет. Чыныгы жолугушуулардын жардамы менен жаш өспүрүмдер эмгек жана кесиптер дүйнөсү тууралуу өздөрүнүн теориялык жана практикалык билимдерин толуктап, өнүктүрө алышат. Акыркы чечимди кабыл алганга чейин, чыныгы талаптар идеяларга жана жеке күтүүлөргө ылайык келе тургандыгын түшүнүү учун квалификацияларга/билим алуу жолуна дагы бир жолу интенсивдүү практикалык текшерүү жүргүзүү өтө ыктуу болот.

Максаттар

Бул бөлүмдүн жалпы максаты – окуучуларды эмгек дүйнөсү менен тааныштыруу жана аларга эмгек дүйнөсүнүн аутенттик жагдайларында практика жүзүндө өзүн сыйноого мүмкүнчүлүк берүү. Жаш өспүрүмдер чыныгы жолугушуулар чечимдерди кабыл алуу планынан алганда кандай артыкчылыктарды бере тургандыгын билиши керек. Чыныгы жолугушуулар учун

(мектепте/компанияда практика/стажировка) аларга эмне жетишпей жаткандыгы тууралуу ойлонушу керек. Ошентип, алар өз компаниясын/мектебин жакындан жакшы таанып алышат жана потенциалдуу чыныгы жолугушу үчүн жакшы даярданышы керек. Чыныгы жолугушуларга даярдануда жолугушу учурундагы жүрүм-турум шарттарын жана эрежелерин ж.б. жакшы билүү маанилүү.

Программанын/сабак берүүнүн мазмуну жана /же окутуунун мазмуну

Билим берүү процесстеринин бүткүл агымын жана/ же кесип тандоо процессин натыйжалуу эске алуучу чыныгы жолугушулардын аркасында жаш өспүрүм эмгек жана кесиптер дүйнөсү тууралуу билиши керек. Ошондуктан билим алуу мүмкүнчүлүктөрү жана кызыктырган кесиптик тармактар тууралуу толук маалыматтарды өз алдынча алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн окуучуларды мындай жолугушуларга кылдат даярдоо жана кийинчөрөөк өздештүрүлгөн билимдерди жана тажрыйбаларды талдап чыгуу маанилүү.

Жогоруда айтылгандарды жүзөгө ашыруу үчүн ар кандай ыкмалар жана көп сандаган мүмкүнчүлүктөр бар; мисалы, эксперттер (мектептин жана кесиптердин өкүлдөрү) менен интервьюлар, мектептердеги стажировкалар (бир нече күндүк стажировкалар, ачык эшиктер күнү) жана компаниялардагы стажировкалар (тренингдер жана компаниянын кызматкерлери менен баарлашуулар), кесиптер жармаңкесине, гендердик спецификаны эске алган, атайын иш-чараларга («Кыздар жана балдар күнү») баруу. Максат – жаш өспүрүмдөрдүн жаңы билимдерди өздөштүрүшүндө, ошол максаттардын баарынын арасынан тыянактарды жасашында; билим алууну/карьераны пландоодо жардам сунуштаган консультациялык мекемелер менен жолугушуу жүргүзүүдө, жана ошол сунушту өз максаттарында колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушунда жатат.

Кесипке багыт берүү программасынын бул бөлүмүнүн алкагында жаш өспүрүмдөр өздөрүнүн болочок мектеби жана/же кесиби тууралуу чечимди кабыл ала алышат.

ОКУТУУ БӨЛҮМҮ: ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

Процесстин бул этабында окуучулар өздөрүнүн кызыгууларын жана жөндөмдүүлүктөрүн изилдеп чыгышат, маалыматтарды жана изилдөөлөрдү топтоо аркылуу карьераны башкаруунун көндүмдөрүн өнүктүрүшөт; алар билим алуунун жана карьералык өсүштүн ар кандай вариантыны тууралуу билишет, өздөрүнүн инсандык профилин кесиптин талаптары менен салыштыра алышат жана практика жүзүндө мектеп жана жумуш менен таанышып чыгышты. Эми алар мектептен кийинки болочок билим алуусу тууралуу чечим кабыл алыши керек (5-тепкич).

Максаттар

Окутуунун бул бөлүмүнүн жалпы максаты – жаш өспүрүмдөргө кесипке багыт берүү программына катышууга, өздөрүнүн болочок билими жана кесибине тиешелүү көз карандысыз чечимди кабыл алууга мүмкүнчүлүк берүү.

Программанын/сабак берүүнүн мазмуну жана /же окутуунун мазмуну

- Бул этапта жаш өспүрүмдөр көксөгөн кесип жана карьераны тандоону жана алардын чечимдерине таасирин тийгизген адамдар менен, мисалы, ата-эне, курдаштар, достор, консультациялык мекемелер, компаниялар жана коомчулук менен өз ара аракеттешүү контексинен алганда жүзөгө ашырылышын тең салмактайт;
- Кесипти тандоо процессинин жүрүшүндө көксөгөн лицей жана/же карьера жана атасынын аныктоого туура келет;
- Алар чечимдерди кабыл алууда маанилүү колдоо катары ата-энелерди (камкорчуларды) тартышы керек;
- Алар тандалган лицейди өзүнүн чен-белгилер (критерийлер) тизмеси менен салыштырып текшериши керек;
- Жана жаш өспүрүмдөр дагы бир ирет инсандык профилин мектептин талаптары менен салыштырыши керек жана андан кийин чечим кабыл алыши кажет.

▶ Кесипке багыт берүү боюнча семинарлар

Кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү программасынын алкагындағы семинарлар «9-класста кесипке багыт берүү боюнча колдонмо – Мугалимдер учүн колдонмого» кошулган.

Ар бир семинар так белгиленген максаттарга, түзүмгө, процесске, иш-чараларга, техникага жана иш методдоруна, ошондой эле социалдык формага ээ. Семинардын негизги максаты - ар бир катышуучунун ишмердүүлүгү жалпы милдеттердин бөлүгү болушун камсыз кылуу үчүн эмпирикалык окутууну колдонуу. Семинарлар ар кандай интерактивдүү методдорду

жана иштөө техникаларын, коммуникациянын сапатын, ойлорду эркин билдириүү аркылуу өз ара таанууну жана сыйлоону, изилдөөлөрдү, жеке тажрыйбаны алмашууну жана тренер тарабынан да, ошондой эле топтун мүчөлөрү тарабынан да жагымдуу атмосферанын өнүгүшүнүн колдоого ээ болушун сунуштайт.

Семинарлардын алкагындағы максаттар, мазмундар жана иш-чаралар максаттуу топтун жаш курагына, керектөөлөрүнө жана өнүгүү деңгээлдерине жараша ыңгайлаштырылган.

► Тренерлердин ролу

Кесипке багыт берүү программасын кантит жүргүзүү көректигин окутуучуларга үйрөтүүчү тренер кесипке багыт берүү жаатындагы жаңылыктарды өздөштүрүшү үчүн катышуучуларга билимдерди берүү максатында өзү демилгелеген процесстин көнүри жайылуусуна көңүл чордонун бурат. Бул, окутуунун алкагындагы иш-чаралар семинардын катышуучуларынын ортосундагы жүрүп жаткан ички процесстерди колдоп тургандай түрдө иштелип чыккан жана тандалган дегенди билдирет.

Тренингдин катышуучуларынын максаттуу тобунун курамына, окутуу жүргүзүлүп жаткан мекемеге карабастан, тренер окутууну жалгыз же төң-тренер менен жупташып өтүп жаткандыгына карабастан, тренердин ролун спецификалык жана көп түрдүү кылган белгилүү бир эрежелер жана принциптер колдонулат:

- Тренерлер ар дайым төмөнкүдөй алтын эрежеге таянышат: «Мен катышуучуларга эмнени үйрөтүүнү каалайм жана ага кантит жетише алам? Аларга жасап жаткан нерселер жагымдуу болушу үчүн мен эмне кылышым керек?»
- Тренерлер процессти жетектешет жана семинарды өткөрүү үчүн шарттарды камсыз кылышат.
- Алар иш-чараларды уюштурууда катышуучулар өздөрүнүн керек экендигин сезип тургандай жаңы контентти өздөштүрүү процессине активдүү катышууга жана аралашууга каалоосун ойготкондой түрдө уюштурушат.
- Алар баштапкы импульсту камсыз кылуу менен, айрым тараптарды жана топту окутуунун күтүлүүчү процессине дем берүү менен, ишмердүүлүкүтү багыттап турат.
- Алар процессти көзөмөлгө алуу менен дайыма аны өзөктүү суроолорго, аракеттерге дискреттүү түрдө багыттап турат жана андан чегинүүлөрдөн оолак болушат.
- Алар бул процесс үчүн жоопкерчиликте болушат жана топ тарабынан жетишшилген жыйынтыктар үчүн да жоопкерчиликте болушат.
- Алар ишенимдин, кабыл алуунун, сыйлоонун позитивдүү, жай маанайдагы атмосферасын түзүшөт жана өбөлгөлөшөт.
- Алар туура жана туура эмес жооптор болбосун билишет, ал эми топ тарабынан берилген жооптор/таасирленүүлөр – бул өнүгүү процессиндеги дагы бир кадам жана окутуудагы жаңы жагдай.

- Тренерлердин жүрүм-туруму алар өздөрү үйрөткүсү келген жүрүм-турум модели болушу керек. Ага жестикуляция, үндүн тону, сөздүк көркү, ар кандай пикирлерди кантит кабыл алгандыгы (толеранттуулук), топтун мүчөлөрү менен сүйлөшүүсү (сый мамилеси), билимдерди берүү стили, эрежелердин сакталбагандыгына маани бериши, позитивдүү мамилени колдоп тургандыгы; артка чегинип жана катышуучуларга көз карандысыз (ишеним) иштөөгө мүмкүндүк берүүсү, топтордун ар кыл продуктуларды кабыл алуусу жана таасирлениши (колдоо) кирет, жоопторду туура жана туура эмес катары баалашпайт, “жакиши” деп да, “жаман” деп да айтышпайт.
- Тренерлер дайыма өздөрү иш алып барган топ тарабынан баалоого кабылышат, жана алар кандайдыр бир мааниде “коомдук ишмерлер” болуп саналышарын эстен чыгарбаңыз.
- Тренер тарабынан түзүлгөн биринчи таасирленүү эң маанилүү, ошондуктан өзүн ишенимдүү алып жүрүү, жылмайып туруу, топко карата иштин башталышында да, ошондой эле иш учурунда да он маанайдагы билдириүүлөрдү жана он энергияны жөнөтүп туруу сунушталат.
- Тренер ар дайым топтун керектөөлөрүнө, кызыгууларына жана каалоолоруна кулак салат жана өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык аларга жооп берет.
- Тренерлер ар дайым өздөрү иштеп жаткан максаттуу топтун мунөздөмөлөрү тууралуу, мейли ал окуучу, жаш өспүрүм же кесиптеш болсун дейли, эстеп турушат, мазмунду жана аракеттерди топтун мунөздөмөлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө карата ыңгайлаштырышат.

ЖУПТАШЫП/ ТӨҢ-ТРЕНЕР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ

Жоопкерчиликти жана даярдоо процессинин, агымынын жана окутуудан кийинки талдоонун сапатын бөлүштүрүү үчүн төң-тренер менен иш алып баруу сунушталат.

Командага жаңы тренер кабыл алынган учурда, айрыкча жупташып иштөө сунушталат. Бул учурда ал тажрыйбалуу тренер менен жупташып иш алып барат.

Бир тренер ишмердүүлүкүтү жетектөөдө көп учурда борбордук орунду ээлейт, ошол эле учурда төң-тренер макамына ээ болгон, экинчи тренер процессти көзөмөлдөйт, тренерлердин ортосундагы макулдашуунун негизинде, өзүнүн өнөктөшүнүн “көзү, кулагы” болуу менен, жардам жана колдоо көрсөтөт.

Тренерлердин жубу жана/же тренер менен тең-тренер үчүн окутууну баштоонун алдында милдеттерди жана ролдорду, шарттарды, мейкиндикти, отургузууну, материалдарды, техникалык жабдуулоону, окуу процессинин агымын – толук өз ара ишеним, сый-урмат жана ишмердикти конкреттештириүү менен баарын даярдоо, макулдашуу жана бөлүштүрүү үчүн жолугушуу өткөрүү маанилүү. Сунуштама, алар даярдык көрүү учурунда сессияны өткөрүүнүн белгилүү бир бирдиктүү эрежелерин кабыл алышында жана аларга бирдей даражада катышусунда жатат; бул эрежелер, мисалы, тренер жетектөөчү ролду ойнодо жатканда, тең-тренер качан жана кантит сессияга, ошондой эле семинарды өткөрүүнүн башка маанилүү аспекттеринде катыша тургандыгына тиешелүү.

Тренингди жупташкан тренерлер алып барган учурда динамика жана ритм өзгөрүлүп турат, ошол эле учурда окуу процессинин сапаты үчүн тренердин экөө тең жоопкерчиликте болушат.

Тренерлердин жубу, тең-тренер менен иш алып баруу үчүн сунуштар:

- Тренерлердин жубу өздөрүн тааныштырышат жана окутууну башташат, тренер ким экендигин, ал эми кимиси тең-тренердин ролун кабыл алуу менен, ага колдоо көрсөтүп жаткандыгын так көрсөтүү үчүн тең-тренер четке чыгат.
- Тең-тренер практикалык жардам көрсөтөт: жазуу түрүндөгү материалдарды таратат, дубалга флипчарттарды иlet, флипчартка жазат.
- Тең-тренер тренер менен бирге топторду кыдырып чыгат жана топтун алдына коюлган тапшырмага карата бардык керектүү аракеттерди кабыл алат.
- Тең-тренер – бул топтун реакциясын көзөмөлдөөчү экинчи жуп кулак жана көздөр, жана, эгер тренерлер тарабынан реакция талап кылынса, акырын тренердин жанына келет жана аны менен кайрадан жараган кырдаалга карата жооп аракеттерди макулдашат.

- Тең-тренер тренердин ишинде анын негизги кесиптик жана адамдык колдоо көрсөтүүчүсү болуп саналгандыгын ар дайым эсинде кармайт жана өзүнүн журум-туруму аркылуу бул мамилени көрсөтүүгө дайыма эле умтулат. Топ тренерлердин жубундагы өз ара мамилелерди тааный алат – эгер алар өз ара колдоону көрсөтүп турушса, бул энергия да топко берилип өтөт.
- Тең-тренер топтогу талкууларды, кызыктуу идеяларды жана сунуштарды, ошондой эле отчетторду даярдоо максатында жалпылоочу маалыматтарды жазат.

Тренингден кийин тренерлердин жубу өздөрүнүн иштерин төмөнкүдөй чен белгилердин (критерийлердин) негизинде талдоо менен кеңешме өткөрүшөт:

- 1) процессти баалоо:** пландаштырылган жана аткарылган иш-чараларды, божомолдонгон сценарииден мүмкүн болгон четтөөлөр жана кетирилген каталарды келечектеги иште ондоо үчүн алардын себептерин, топтун белгилүү бир аракеттерге карата реакциясын, топтук атмосфераны, топтун түшүндүрмөлөрүн жана сунуштарын салыштырат;
- 2) натыйжалуулукту баалоо:** максаттарга жетүү, кандай сабактарды алгандыгы, аларды кантит колдонууну, алмашуу жана тажрыйбанын пайдалуулугу, топтогу катышуучулар өздөрүндө кандай өзгөрүүлөрдү белгилеп жатышкандыгына карата топтун таасирленүүсү, же тренерлер баалоонун формасын талдашат;
- 3) таасирлерди баалоо:** айлана-чәйрөнүн өзгөрүү көрсөткүчү катары окутуу учурунда ээ болгон билимдерди конкреттүү шарттарда кайда жана кантит колдонуу тууралуу топтун идеяларын камтышы мүмкүн. Тренерлердин жубу эмнени жакшыртуу керектигин түшүнүү үчүн, белгилүү бир сөздөрдү пайдалануу менен – бул тренердин иш билгилигине да (компетенциясына) тиешелүү, өз ара кайтарым байланышты, конструктивдик сунуштарды камсыз кылышат.

► Окутуу үчүн мейкиндикти уюштуруу

Тренерлер тарабынан колдонулган методдор жана техникалар мейкиндикти уюштуруунун тиешелүү түрдө камсыз кылышын талап кылат. Ошентип, тренерге интеръердин дизайнериинин ролу да ыйгарылат. Ар бир методдун өзүнүн спецификасы, мейкиндикти


уюштурууга карата талаптары жана алдыга коюлган максаттары бар. Мейкиндикти уюштуруунун бир нече моделдери каралган: пленардык иш, топтордо иштөө, жупташып иштөө, айкалышкан модель – пленардык иш жана топтогу иштөө.

1-ҮЛГҮ (МОДЕЛЬ): КАТЫШУУЧУЛАР МЕНЕН ПЛЕНАРДЫК ИШ




“Ири айлана”

- Топто 25-30 катышуучу
- Топ чоң айлана болуп олтурушат
- Пленардык иш бүтүндөй топ менен жүргүзүлөт
- Бардык катышуучулар менен түз көрүү карым-катнаши түзүлөт
- Тренер топтун бөлүгү болуп саналат.



“Айлана”

- Топто 10-15 катышуучу
- Пленардык иш бүтүндөй топ менен жүргүзүлөт
- Бардык катышуучулар менен түз көрүү карым-катнаши түзүлөт
- Тренер менен топтун ортосундагы өтө тыгыз мамиле.




“V-сымал отургузүү”

- Отургзуунун мындан формасы чакан топтор үчүн гана ылайыктуу
- Угуу-көрүү (аудиовизуалдык) каражаттарга жетүү мүмкүнчүлүгү жакшы
- Тренер менен катышуучулардын ортосундагы оптималдуу мамиле-катыш
- Отургзуунун мындан формасы П-сымал отургзууга караганда анчейин формалдуу эмес келет.


“Амфитеатр”

- Топто 30 катышуучудан көп болот
- Тренердин презентациясы топ менен иштөөдө үстөмдүк кылат
- Көрүү карым-катышы чектелген болушу мүмкүн.



“П-сымал отургузүү”


- Топто 10-15 катышуучу
- Пленардык иш бүтүндөй топ менен жүргүзүлөт
- Бардык катышуучулар менен түз көрүү карым-катнаши түзүлөт
- Тренер топтон обочолонгон болот.



“Балык скелети”

- Топто 30 катышуучудан көп болот
- Угуу-көрүү (аудиовизуалдык) каражаттарга жетүү мүмкүнчүлүгү жакшы
- Тренерге катарлардын ортосунда жылып өтүү ыңгайлуу
- Бардык катышуучулар бирдей жакшы көрүнбөй калат.

2-ҮЛГҮ (МОДЕЛЬ): ТОПТОРДО ИШТӨӨ



- Топто 25-30 катышуучу
- Түз көрүү карым-катнашы чектелүү
- Тренер бүтүндөй топ менен да, ошондой эле чакан топтор менен да иштейт
- Мындај форма ар бир катышуучунун өз ордунан максималдуу катышуусун колдойт
- Тренер ар бир топ менен өзүнчө жакшы өз ара аракеттенишет
- Кайсы бир топко дайыма көңүл буруу/колдоо ар дайым эле жагымдуу боло бербейт
- Бир нече топтордо иштөөгө байланыштуу көңүл буруунун чачыранды болуу тобокелдиги бар
- Бардык эле катышуучуларга угуу-көрүү (аудиовизуалдык) каражаттарына жетүү мүмкүнчүлүгү жакшы болбайт.

3-ҮЛГҮ (МОДЕЛЬ): ЖУПТАШЫП ИШТӨӨ



- Тренер жуптардын тобу менен жана ар бир топ менен өзүнчө өз ара аракеттенишет
- Катышуучулардын баары менен түз көрүү карым-катнашы түзүлөт.

4-ҮЛГҮ (МОДЕЛЬ): АЙКАЛЫШТЫРЫЛГАН ҮЛГҮ: ПЛЕНАРДЫК ИШ ЖАНА ТОПТОРДО ИШТӨӨ



- Топто 20-25 катышуучу
- Пленардык иш бүтүндөй топ менен жүргүзүлөт
- Мейкиндиктиң модификациясы: бир эле мейкиндик пленардык иш үчүн да, ошондой эле топтордогу иш үчүн да колдонулат
- Тренер пленардык иштин жүрүшүндө бүтүндөй топ менен жана топтордо иштөөнүн жүрүшүндө өзүнчө топтор менен өз ара аракеттенишет.

Мейкиндикти уюштуруу жана катышуучулардын семинардын иш-чараларына катышуусу тыгыз байланышкан:

- Арткы катарларда отурган катышуучулар, алдыңкы катарда отургандарга салыштырмалуу, практика жүзүндө анчейин активдүү болушпайт.
- Катарларды пайдалануу менен отургузуунун ар формасы катышуучулардын ортосудагы өз ара аракеттешүүнүн потенциалын азайтат (амфитеатрларда университеттик лекциялардын катышуучулары бири-бири менен өз ара аракеттенишиби?).
- Отургузуунун формасын өзгөртүү катышуучуларга түрткү да берет, ошондой эле, тескерисинче, аларды пассивдүү да кылышы ыктымал, ошондуктан тренердин милдети отургузуунун эң мыкты формасын тандап алууда жатат.

▶ Бөлмөлөрдү уюштуруу боюнча сунуштар

- Тренер окутуунун башталышынан бир нечө күн мурун, мейкиндик жетиштүү экендигине ынануу же жаңы бөлмөнү издөө чараларын көрүү үчүн окутуу ете турган бөлмөнү текшериши керек.
 - Бөлмөлөрдү уюштуруу тренердин жоопкерчилиги болуп саналат, жана катышуучулар келгенге чейин аякталышы керек.
 - Тренер кандайдыр бир даражада интеръердин дизайнери да болуп чыгат, дайыма мейкиндикти уюштуруунун ар кандай варианктарын кол алдында алыш жүрөт жана интеръердин бөлүктөрүнүн мобилдүүлүгүн камсыз кылууга аракеттенет.
 - Тренер ар дайым окутуу максаттары, мазмуну, аракеттери, тандалган методдор жана техникалар тууралуу эстеп турат жана ошого жараша тиешелүү даражада мейкиндикти уюштурат.
 - Талаптагыдай мейкиндик деген, бөлмө топ тарабынан иштөө убакытынын бүтүндөй аралыгында пайдаланылат, жетиштүү табигый жарыктандыруу, желдеткичи бар, катышуучулардын санына жараша стол жана отургучтар жетиштүү, алар кыймылдуу (мобилдүү), катышуучулар жана тренерлер стол жана отургучтардын ортосунда эркин жана ыңгайлую кыймылдан туруу үчүн мейкиндик жетиштүү, техникалык жабдуулар үчүн розеткалар жетиштүү санда бар, иштин жыйынтыктарын жайгаштыруу үчүн функционалдуу дубалдар же доскалар бар, баарына көрүнө тургандай жерде жазуу үчүн досканы жана/же флипчартты жана/же башка тегиздикти жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү бар дегенди билдиret.
 - Мейкиндикти уюштурууда тренер столдордун/ парталардын, отургучтардын, өз столунун тазалыгын камсыз кылуу үчүн бардык мүмкүн болгондорду жасашы керек жана жумушчу столдордо иштөө үчүн керектүү материалдар гана жайгашкандыгына ынанышы кажет.
 - Столдорду/парталарды же отургучтарды жылдыруу керек болгондо, зарыл болгон учурларда тренер жардам сурай алат, бирок ал иштерди дайыма ыйгарым укуктуу тараптардын уруксаты менен аткарышы керек.
 - Тренер өзү менен кошо керектүү материалдарды алыш келет жана катышуучулар келгенге чейин аларды өзүнүн столунда кармап турат.
 - Эгер тренер материалдарды катышуучуларга пленардык иш учурунда көрсөтүп жаткан болсо, ал материалдар бардык катышуучуларга көрүнүшүн камсыз кылышы керек.
 - Эгер ар бир катышуучу жумушчу материалдарды алышы керек болгон окутуу методу/техникиасы колдонулган учурда, кам көрүү жана жоопкерчиликтүү мамилени көрсөтүү менен, тренер катышуучулардын санына жараша материалдардын көчүрмөлөрүн даярдан коюшу керек.
 - Тигил же бул методду/методиканы колдонуу учурунда тренер ишмердүүлүктүү уюштурууга жараша материалдарды катышуучуларга иш учурунда таратат же болбосо катышуучулардын столуна алар келгенге чейин эле таратып кое алат.
 - Зарыл болгон учурларда тренер топтун мүчөлөрүнүн кимдир-бирөөсүнө материалдарды таратууда жардам сурал кайрылышы мүмкүн жана дайыма бардык катышуучулардын баарына керектүү материалдар жеткендигин текшериши керек.
 - Материалдар менен иштөө үчүн так нускамалар талап кылынат, ошондуктан тренер бардык катышуучулар материалдар менен кантип иштеши керектигин түшүнө ала тургандай түрдө нускамаларды түзүшү кажет.
 - Дайыма белгилүү бир тапшырма аткарылгандан кийин жаңы тапшырмалардын үстүндө иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн тренер катышуучулардан тиешелүү материалдарды четке алыш коюну суранат.
 - Керектелүүчү материалдар: А4 форматындагы кагаз, фломастерлер, маркерлер, флипчарт, кагаз скотч, кайчылар, чаптамалар коюлган максаттарды канааттандыруу максатында тренер тарабынан алдын-ала жана бардык катышуучулар үчүн жетиштүү көлөмдө даярдалышы керек.

ТОП МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУ ҮЧҮН ДАЯРДЫК

Окутуунун бардык сессиялары жана дээрлик бардык семинарлар жумушчу материалдарды даярдоону талап кылышат. Материалдар ар кыл формада болушу мүмкүн, анын үстүнө аларды тандоо тренердин алдыга койгон максаттарынан, жана алар колдоно турган сценарийден көз каранды: ал жазуу түрүндөгү материалдар, фотосүрөттөр, слайддар, тасмалар, сүрөттөр, плакаттар, графиктер, таблицалар, схемалар, журналдар ж.б. болушу мүмкүн.

Материалдарды даярдоонун сапатына тиешелүү сунуштар

- К**атышуучулар үчүн материалдарды даярдоо тренердин жоопкерчилиги болуп саналат.

КАТЫШУУЧУЛАРДЫН ЖАҢЫ ТОБУ МЕНЕҢ ИШАЛЫП БАРУУ

Семинарды ийгиликтүү өткөрүү деген, топ активидүү болду, пландалган максаттарга жетишти жана күтүлгөн (же күтүүлөрдөн да көп) билим, көндүмдөр, практикада колдонуу үчүн кызыктуу идеялар көлөмүн өздөштүрдү. Жада калса мектеп шартында да, окутуучу өзү иштеген окуучуларды билген учурда деле, семинарлар тренер үчүн мындай иштерде көбүрөөк эркиндикти көрсөткөн, активидүү болгон, жана күтүлгөндөн да көбүрөөк салым кошкон катышуучулар тууралуу билимдин булагы болуп саналат.

Жаңы топ менен иштөө – тренер үчүн өтө татаал тапшырма. Ошентип, тренер жаңы топ менен биринчи жолу жолугүшүп жатат.

Ал бириңчи кезекте әмне қылышы керек? Төмөндө бир нече сунуштар берилген.

Топ менен таанышуу жана иш алып баруу боюнча сунуштар

1. Топ тууралуу маалымат

Сунуштамалар окутуу башталганга чейин тренер катышуучулардын саны жана түзүмү, алардын тарыхы жана теги, предмет менен иш тажрыйбасы, катышуу үчүн мотивациясы жана күтүүлөрү тууралуу маалыматтарды алууда жатат.

2. Маалыматтарды иштетүү – топ (тайпа) жана тренер

Бардык тиешелүү маалыматтарды топтогондан кийин тренер аларды жалпылайт жана ал өзү иш алып барган катышуучулардын тобунун түшүнүү деңгээли тууралуу кабардада болот.

3. Топ, мазмуну жана максаты

Топ тууралуу маалыматтардын негизинде тренер тиешелүү топтун окутуу максаттарына жана мазмунуна карата тиешеси бар маалыматтарды белгилейт. Ал топтун тажрыйбасын, мотивациясын жана мамилесин талдайт жана аларды мазмун жана максаттар менен байланыштырат. Иш учурunda ал таяна турган позитивдүү өзөктүү учурларды табуу, ошондой эле белгиленген иш-чараларды ишке ашырууда мүмкүн болгон кесептегерди алдын-ала айтууга аракет кылуу маанилүү. Кийинки кадам потенциалдуу кыйынчылыктарды жеңип чыгуу стратегиясын түзүү болушу керек.

4. Тренер жана топ

Ар бир сессия презентациядан башталгандыктан, тренер катышуучулар менен таанышуу үчүн ал кандай суроолорду колдоно тургандыгы тууралуу алгач ойлонушу керек. Бириңчи жолугушууда суроолор жалпы мунөзгө ээ болушу, жагымдуулук, ыңгайлуулук сезимин камсыз қылышы, өз ара байланышка дем бериши жана топтук динамиканы колдоп туршуу кажет. Тренер өзүн катышуучулар аны топтун тренери катары кабыл алгандай түрдө тааныштырыши кажет.

5. Саламдашүү

Катышуучулардын көңүлүн бурдуруу жана жагымдуу атмосфераны түзүү үчүн ар кандай ыкмалар бар.

6. Ысымдар

Ар бир адамга анын ысымын атап кайрылуу жагымдуу болот. Ошондуктан тренердин ролу – топтун катышуучуларынын ысымдарын билүү: ысымдарды жазуу үчүн бейджикитерди, идентификациялык карточкаларды же чаптамаларды даярдоо. Топтун ичинде бири-бирине карата ысымдарын айтуу менен кайрылуу ишеним жана сыйлоо сезимдерин камсыз кылат жана бири-бирине болгон кызыгуунун чагылдырылышы болуп саналат.

7. Жагымдуу жана жай маанайдагы атмосфераны түзүү

Ар бир адам жагымдуу, жай маанайдагы жана дем берип туруучу жумушчу чөйрөдө болууну жактырат, жана тренердин милдети – ошондой атмосфераны түзүүдө жатат. Мындай атмосфера топко ачылыш

жасоо, изилдөө, алмашуу жана окутуу үчүн дем берет. Тренер чынчыл, позитивдүү, сыйчыл мамилени, дем берип жана кызыктырып турнуу көрсөтөт. Ал тен көңүл буруу менен бардык топторго жана бардык адамдарга бирдей мамиле қылышы керек, сунуштар жана түшүндүрмөлөр үчүн ачыктыкты көрсөтүшү жана кыска кайтарым байланышты бериши кажет.

8. Так нускамалар

Нускамалар окутуунун программасын, анын багытын жана ишке ашыруу методун так сүрөттөшү зарыл. Нускамалар түшүнүктүү болгондугун дайыма текшерип турду сунушталат. Кээде нускамалар жөн гана кагаз бетине жазылып жана катышуучуларга таратылышы мүмкүн. Тренер бутундөй топ жана өзүнчө катышуучулар менен, вербалдык эмес баарлашууну жана топтун реакциясын жардамы аркылуу түз көрүү байланышын кармап турду менен так жана түшүнүктүү сүйлөшү керек.

9. Окутуунун принциптерин сыйлоо

Тренердин алдында татаал милдет турат – топту окутуунун мазмуну жана болжонгон иш-чаралар жана жыйынтыктарга жетүү аркылуу башкаруу, ошондуктан топтогулар окутуу негизделген принциптерди сыйлашы маанилүү: бардык катышуучулардын активдүү катышуусу; максатка багыт берүү предметке жана мазмунга так акцентти талап кылат; топко багытталуу керектөөлөргө жараша окутуу процесси үчүн жоопкерчиликти кабыл алууну шарттайт; мотивация топтун керектөөлөрүн канаттандырууга карата реакцияны камсыз кылат, окутуунун ар кандай методдорун жана методикаларын колдонуу контентти камтуу жана жекече окутуунун ар кандай стилдерине карата адекваттуу реакция үчүн ишмердүүлүктүн динамикасына көмөк көрсөтөт; катышуучулардын тажрыйбасын эсепке алуу теория менен практиканы байланыштыруу мүмкүнчүлүгүн берет; рефлексия тренингдин катышуучуларына семинардын же жалпы эле окутуунун, өздүк контекстинде жаңы билимдердин, идеялардын жана алар түшүнгөн маңыздардын артыкчылыктарын аңдоо жана чагылдыруу, ошондой эле билимдерди жана түшүнүүлөрдү ишмердүүлүктүн башка тармактарына жайылтуу сунушталганда жетишилет; кайтарым байланышты берүү эки тараптуу коммуникацияга жетишүүнүн жана белгилүү бир жүрүм-турум, продукт жана натыйжа кантит кабыл алынгандыгы тууралуу маалыматтарды, ошондой эле жүрүм-турумду жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштарды алуунун пайдалуу жана сунушталган ыкмасы болуп саналат; окуу чөйрөсү көптөгөн формаларда чагылдырылган өз ара ишенимди жана сый-урматты кубаттантып туршуу керек: жагымдуу, эсте калаарлык, жай маанайда жана активдүү болушу кажет. Жагымдуу жана ыңгайлуу чөйрө ар бир адамдын жана жалпы эле топтун окууга карата даярдыгын колдоп турат; окутуу ар кандай суроолор, түшүндүрмөлөр жана жаңы контент кантит практикада колдонулушу мүмкүн экендиги туралуу идеялар аркылуу анимациялоонун үзгүлтүксүз процесси дегенди билдирет.

10. Убакытты башкаруу

Семинардын (сценарийдин) күн тартибиндеги ишмердүүлүк графиги тренерлерден аны болжонгон мөөнөттөрдө ишке ашырууга карата толук көңүл бурууну талап кылат. Эгер топ кайсыл бир предмет/темага кызыгып жатса, бөлүнгөн убакыттык чектерден ашкан жандуу талкуу жарапат, тренер бир эле убакта топтун кызыгуусун колдоо жана топту кийинки аракеттерге багыттоо учун, теманын үстүндө иштөөгө бөлүнгөн

убакыттын калганын белгилеп өтүү менен, топ аны түшүнөт деген ишеним менен, белгилүү бир сөздөрдү пайдаланышы керек. Эгер убакыт калган болсо, тренер, тескерисинче, предметке токтолуп, кыскача талкууну, ой жүгүртүүнү же жыйынтыктарды чыгарууну же болбосо кичине эс алуу же, тескерисинче, топко энергия берүү учун ылайыктуу оюнду тандап, топ менен оюн уюштурууну демилгелей алат.

1.4 КОММУНИКАЦИЯ

Коммуникация (баарлашуу) – бул билдириүлөрдүн жана белгилердин жардамы менен адамдар бири-бирине таасир тийгизе турган социалдык өз ара аракеттешүү процесси, билдириүү максаттуу жана багытталган, жана белгилүү бир түрдө түзүлгөн, өз ара же бир тарааптуу таасирге ээ болгон маалымат болуп саналат.

Маалымат бир катышуучу тарабынан башкаларга билдириүү катары жөнөтүлөт же өз ара аракеттешүүнүн катышуучулары тарабынан алмашылат. Билдириүү коммуникациянын төмөнкүдөй белгилерин колдонуу менен түзүлөт: вербалдык белгилер (символдор) (оозеки же жазуу) жана вербалдык эмес белгилер (дene тили, мейкиндик, атмосфера, социалдык климат ж.б.).

Чыныгы коммуникация жөнөтүлгөн билдириүү алынганда жана өзгөрүүнүн адекваттуу реакциясын жараткан учурда жетишилет. Билдириүүнү түшүнүү төмөнкүлөрдөн: алуучунун мүнөздөмөсүнөн (билимдерি, билими, тажрыйбасы, мотивдери, баалуулуктар системасы, өз караштар, жеке мүнөздөмөлөр), билдириүүнү алуучу аны жөнөтүүчү канчалык даражада билгендигинен (анын мотивдери, мүнөздөмөлөрү, көз караштары, баалуулуктары, билими, маданияты), ошондой эле билдириүүлөр жана колдоо системасынын өзгөчөлүктөрүнөн көз каранды.

Коммуникацияны төмөнкүдөй принциптер мүнөздөйт: ал болбой койбос, артка кайтпас, кайталанбас, коммуникацияга үйрөнүүгө мүмкүн. Коммуникация биз айткандардан, ошондой эле аны кантип айткандыгыбыздан турат, ошондуктан бир эле билдириүү ар башка кесепттерге ээ болушу ыктымал. Коммуникация ойлорду, эмоционалдык абалдарды, керектөөлөрдү, ишенимдерди, маанилүү деп кабыл алынган баалуулуктарды, ошондой эле көз караштарды, ырым-жырымдарды жана күтүүлөрдү берет. Коммуникациянын принциптерин сыйлоо коммуникациянын сапатынын, кармануу зарыл болгон, белгилүү бир стандарттарын камсыз кылат.

Биздин сунуш – коммуникациянын көндүмдөрүнө ээ болуу.

Активдүү угуу боюнча сунуштар – кантип угуу керек

Коммуникация процесси учун сезимдерди жана керектөөлөрдү түшүнүү маанилүү. Тренерлер төмөнкүлөрдү карманышы керек:

- Аңгемелешүүчүгө дene тили менен аны угуп жаткандыгыңызды билдириүү менен көңүл коюп угуу, жана түз көрүү байланышты кармап турлуу кажет. Аңгемелешүүчүгө карай кичине ыктоо жана жагымдуу жүз менен карап турлуу зарыл.
- Аңгемелешүүчү айткандарга кызыгууну вербалдык жана вербалдык эмес көрсөтүү, сүйлөшүүгө убакыт бөлүү жана көңүл буруу менен, чыныгы кызыгууну билдириүү.
- Калыстыкты көрсөтүү, өз көз караштарын, аңгемелешүүчү айткандарга макул же макул эместикит көрсөтүүдөн качуу. Анын ордуна аңгемелешүүчү айтып жаткандарды көңүл буруп угууга жана түшүнүүгө умтулуу кажет.
- Аңгемелешүүчү эмне тууралуу айтып жаткандыгын жакшы түшүнүү жана аны угуп жаткандыгын көрсөтүү учун ачык-айрым суроолорду берүү.
- Аңгемелешүүчү айткандарды өз сөзү менен кайра фразалоо, жана өз түшүнүүсүн текшерүү.
- Көбүрөөк угуу, азыраак сүйлөө (бекеринен болбосо керек, адамдын эки кулагы, бир оозу болот).
- Сабырдуулукту көрсөтүү жана аңгемелешүүчүнүн сөзүн бөлбөстөн угуу.
- Билдириүлөрдүн мазмунуна көңүл буруу жана аңгемелешүүчүнүн сезимдерин таануу: эгер предмет аңгемелешүүчү учун маанилүү болсо, ал ага карата сезимдерди көрсөтөт. Сезимдер көп учурда билдириүүнүн эң маанилүү бөлүгү болуп саналат.
- Сүйлөп жаткан адамдын керектөөлөрүнө реакция кылууга, ал эмне тууралуу ойлоп жаткандыгын

билиү үчүн угуунун активдүү методдорун колдонуу. Таасирленүүлөрдү жалпылоо жана аларды ачык туонтуу – предметти жана аңгемелешүүчүнү мыкты түшүнүүнү камсыз кылат. Тренер аны кантип жасоо керектигин билет, сүйлөбөстөн уга билет, уккандарын ойлонот жана аңгемелешүүчүгө өзүн көрсөтүүгө убакыт бере билет.

- Активдүү угуу сүйлөшүүнүн, баарлашуунун жана макулдукка жетишүүнүн эң күчтүү методу болуп саналгандыгын эске алуу.
- Өз кебинде жана билдируулөрүндө фактыларды чагылдыруу, ошол фактылардын аркасында аңгемелешүүчү тараф сезгендерди таануу,

аңгемелешүүчүнүн керектөөлөрүн таануу жана чагылдыруу менен түздөн-түз аңгемелешүүчүгө кайрылат.

- Ойлорго, сезимдерге жана керектөөлөргө карата сый мамилени билдириген реакция аркылуу конструктивдүү колдоонуу көрсөтүү.
- Билдируүнүн күчүнө ишенүү жана чыныгы өз ара ишенимди түптөө.
- Вербалдык эмес коммуникациянын алаксытуучуу: saatты, мобилдик телефондуу, терезени кароо сияктуу кыймылдарынан оолак болуу, себеби бул учурда көнүл борбору аңгемелешүүчү адамга бурулбай калган болот.

Угуунун активдүү ыкмаларын колдонуу боюнча сунуштар

МЕТОДИКА	МАКСАТ	МИСАЛДАР
Кызыктыруу	Кызыгынуу көрсөтүү жана башка адамга сүйлөшүүнү улантууга дем берип кызыктыруу.	Нейтралдуу сөздөрдү, үндүн ар кандай интонацияларын колдонуу, макул болуу же макул болбоону чагылдыруудан оолак болуу: «Сураныч, мага бул туралуу көбүрөөк айтып бериңизчи!», «Сураныч, окуя кандайча болгондукун айтып бериңизчи?», «Сиз азыр кандай кадамдарды жасаганы турасыз?»
Түшүндүрүү	Айтылгандарды түшүндүрүү жана кошумча маалыматтарды алуу башка пикирди түшүнүүгө жардам берет.	Суроолор жараган учурда кошумча түшүндүрмөлөр сунушталат: «Окуя кандайча болгон?», «Сиз ... туралуу бир нерсе билип алдыңызбы?»
Кайталоо	Айтылып жаткандарды угуу жана түшүнүү, айтылгандардын маанисин текшерүү жана фактыларды кайталоо	Негизги идеяларды жана фактыларды кайталоо: «Менинг угушумча, сиз ... айткансыз»
Сезимдердин/ой жүгүртүүлөрдүн күзгүсү	Башкалардын сезимдерин түшүнүүнү билдируү; өз сезимдерин аңдоодо аңгемелешүүчүгө жардам.	Аңгемелешүүчүнүн сезимдеринин күзгүдөгүдөй чагылышы: «Сиз өтө кабатырланып тургандайсыз жана капалуусуз!»
Жалпылоо	Прогрессти таануу; маанилүү идеяларды жана фактыларды топтоштуруу; кийинки талкуулар үчүн негиз түзүү.	Негизги идеяларды жана сезимдерди жалпылоо: «Мен сиз сунуштаган негизги идеялар...., жана сиз сезгендер ... деп айтмакмын».
Оң баа	Адам үчүн маанилүү болгондорду тастыктоо.	Баалуулуктарды, сезимдерди, аракеттерди, ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын тастыктоо: «Мен көрүп турам, сиз маселени чечүүгө катуу аракеттенип жатасыз, жана бул сиз үчүн маанилүү».

1.5 ФАСИЛИТАЦИЯ

Фасилитация – жетекчилик кылууну жана окутуучу сессияларды жүргүзүү менен биргелешип жетекчилик кылууну камтыган процесс.

Тренер/фасилитатор топто белгилүү бир контентти пайдалануу, динамиканы, процесстерди, түзүмдүү, ошондой эле топтун ичиндеги өз ара аракеттешүүнү башкаруу менен байланышкан билимдерди жана көндүмдөрдү колдонуу менен кызматташуу жана коюлган максаттарга натыйжалуу жетишүү процессин багыттап турат. Фасилитатордун ролу фасилитациялоо процессинин так түзүмү аркылуу дем берүү, көмөк көрсөтүү, угуу, багыттоо жана катышуучуларды башкарууда жатат.

Фасилитациялоонун негизги шаймандары болуп ачык суроолорду колдонуу, кайра фразалоо, колдоо, өздүк тажрыйбага жана билимдерге шилтеме жасоо, талкуулоо процессине жетекчилик кылуу, «татаал» катышуучулар менен иштөө, жалпылоо, баалоо, мотивациялоо, активациялоо жана өз ара алмашууга катышуучулардын катышуусу саналат.

Коммуникация/фасилитация боюнча сунуштар:

- Тренердин башкы ролу –окутуунун жүрүшүн камсыз кылуу, бул ролдун алкагында кошумча бир нече башка ролдорду аткарат: ал активдүү угуучу, пландоочу, уюштуруучу, позитивдүү атмосферанын сактоочусу, ортомчу жана колдоп туруучу, кайтарым байланыштын жөнөтүүчүсү, ал активдүү методдорду колдонот, өз ара аракеттерди координациялайт жана баалайт.
- Тренер талкууну ачык суроолор же кайрылуулар менен баштайт.
- Ал жоош жана токтоо, уялчаак катышуучуларга дем берет.
- Басымдуулук кылган катышуучуларды, аларга сый мамиле кылуу менен, көзөмөлдейт.
- Так нускамаларды берет жана милдеттерди түшүнүүнү текшерет.
- Катышуучулардын сый мамилесин камсыз кылуучу татаал жагдайларды чыдамдуулук менен жөнүп чыгат.
- Аны баары жакшы угушу учун тренингди жагымдуу үн менен өткөрөт.
- Өзүнчө катышуучулар жана топ менен түз көрүү мамиле-катышты кармап турат.
- Билдириүүлөрдү жөнөтүү учун ылайыктуу вербалдык эмес коммуникациянын кара жаттарын колдонот.
- Бардык топторго бирдей дем берет, команданы жана кызматташуу атмосферасын түзөт.
- Талкуунун жыйынтыктарын чыгарат жана окутуунун

негизги аспекттери боюнча катышуучулар тарабынан алынган билимдерди жалпылайт.

- Ишенимдүү, ар кыл, негизделген, ойлонулган көз караштарга жана түшүндүрмөлөргө дем берет.
- Ар бир катышуучунун жана жалпы эле топтун ишин өбөлгөлөйт.
- Эгер зарыл болсо, кошумча нускамаларды сабырдуулук менен сунуштайт.
- Катышуучулардын аракеттерин оңой жана функционалдуу кайра багыттап турат.
- Катышуучулар пассивдүү абалда болуп калбашы үчүн топтун ичиндеги өз ара аракеттешүүнү багыттап жана дем берип турат.
- Ишенимдүүлүк жана мыкты көз карашты сыйлоо эрежесине таянуу менен кабыл алуу атмосферасын түзөт.
- Катышуучуларды өз ара баарлашууга жана бири-бирин уугууга өбөлгөлөйт.
- Топтогу өз ара аракеттешүүнүн эмоционалдык макамын көзөмөлдейт жана зарыл болгон учурларда кийлигишет.
- Катышуучулар менен санаркап баарлашууну көрсөтөт.

Кайтарым байланыш

Кайтарым байланыштын болушу тренердин өз ишинде колдонуулучу эң маанилүү көндүмдөрүнүн бири болуп саналат. Ошондуктан тренер кайтарым байланыш деген эмне, анын максатын, мунөздөмөлөрүн жана кайтарым байланыштын принциптерин билиши керек. Кайтарым байланыш тренерлердин коммуникациясынын ажырагыс бөлүгү, окуу процессин жакшыртуу учун пайдалуу аспап жана кызматтастыктын сапаттуу мамилелерин куруунун өзөктүү факторлорунун бири болуп саналат.

Эки тараптуу процесс катары кайтарым байланыш адамга же толко адам баласынын/ топтун белгилүү бир жүрүм-турому башкаларга кантит таасир тийгизгендиги тууралуу, жана жакшыртуу зарыл болгон күчтүү жактар же жүрүм-турум мунөздөмөлөрү катары көргөндөрү тууралуу маалыматтарды сунуштоонун механизмин билдириет.

Конструктивдүү кайтарым байланыш өзүн-өзү таанууга көмөк көрсөтөт, вариантарды жана тандоону сунуштайт, жеke жана кесиптик өнүгүүгө дем берет жана катышуучуга/топко продуктивдүү болууга жардам берет, канаттанууну жана ишенимди сезүүгө көмөктөшөт, туура максаттарды кармануу боюнча так сунуштарды берет жана оң көрүнүш болуп саналат.

Кайтарым байланыш өзүнүн максаты катары төмөнкүлөрдү коет:

- адам баласынын/топтун жүрүм-турумундагы өзгөрүлөргө таасир тийгизүү;
- позитивдүү жүрүм-турумга карата сый мамилени камсыз кылуу;
- жүрүм-турумун каалагандай жакшыртуу аркылуу жана жүрүм-турумду жакшыртуу боюнча нускама катары иштин сапатын жакшыртуу;
- ишеним жана колдоо мамилелерин түзүү жана кармал туруу;
- адам/топко карата күтүүлөрдү түшүндүрүү; жакшыртуу жана өнүктүрүү максатында мотивацияга жана жүрүм-турумдагы позитивдүү өзгөрүлөргө таасир тийгизүү.

Кайтарым байланыш маал-маалы менен күнүмдүк жашоо-тиричиликтө ар кандай ыкмалар менен берилиши мүмкүн, мисалы, аң-сезимдүү түрдө – баш ийкөө менен; аң-сезимсиз түрдө – терезеге тигилип кароо менен; капысынан
 - “Бул укмуштуудай болду”; ойлонулган
 - “Бул мен үчүн өтө маанилүү болду, сен мага эң керек учурда колдоо көрсөттүң!”; вербалдык
 - «Оба» ...; вербалдык эмес – башка адамга кайрылуу жана көңүл кооп угуу жолу менен; формалдык-баалоонун формасы, баалоо көнүгүүлөрү; формалдуу эмес – кол чабуу, далыга чапкылоо.

Эң эле натыйжалуу кайтарым байланыш төмөнкү мүнөздөмөлөргө ээ болот:

Баяндоо түрүндөгү

Жүрүм-турумдун, фактылардын, окуялардын жана жүрүм-турум тарабынан келип чыккан натыйжанын так сүрөттөлүшүн, ошондой эле жүрүм-турумдагы позитивдүү өзгөрүүлөрдү, эмнени жана кантип башкача жасоо керектигин сүрөттөө аркылуу эмненин өзү өзгөрүлүшү керектиги тууралуу маалыматтарды камтыйт.

Иштин натыйжалуулугун арттырууга жана жүрүм-турумду жакшыртууга бағытталган

Кайтарым байланыш өзгөрүлө турган, жана адам баласы/топ үчүн белгилүү бир конкреттүү милдет менен байланышкан жүрүм-турумга - алар эмнеге таасир тийгизип, эмнени өзгөртүп жана көзөмөлдөй алышкандыгына бағытталган.

Так жана түз

Жөнөкөй жана түшүнүктүү, кыска жана так тилди колдонуу менен кайтарым байланышты камсыз кылышыц. Фасилитатор адам/топ кайтарым байланышты түшүнгөндүгүнө ишенимде болушу зарыл, жана так эмес жана аныкталбаган билдириүүлөрдөн, дилеммалардан жана баш аламандыктан оолак болушу кажет.

Жеке

Кайтарым байланыш фасилитатордун атынан берилет жана жеке мейкиндикти так белгилейт.

Айкын (конкреттүү)

Кандай аспектилер кайтарым байланыштын максаты болуп санала тургандыгы түшүнүктүү болушу керек. Кайтарым байланыш жетиштүү даражада так болушу кажет, себеби, эгер кайтарым байланыш өтө эле жалпы мүнөзгө ээ боло турган болсо, анда катышуучу эч нерсени үйрөнө албайт.

Оң

Кайтарым байланыш оң мазмунда болгон учурда алуучу тарап өзүн жакши абалда сезет, ошондой эле кайтарым байланыш жетиштүү даражада так, ачык жана түз болсо ал көп нерсеге үйрөнө да алат. Ал, биринчи кезекте, фактыларга негизделиши керек.

Өз убактысында жана үзгүлтүксүз

Билдириүү даярдалды, ылайыктуу убакыт жана орун таңдалды, кайтарым байланышты берүү каалоосу тууралуу кабарланды, талкуулана турган, ошондой эле түздөн-түз тажрыйба менен байланышкан мисалдар так, туура жана маанилүү деген ишенимдүүлүк түзүлдү, кайтарым байланышты алып жаткан адамдын жүрүм-туруму жай баракат атмосфераны түзөт.

Чечимге бағытталган

Кайтарым байланыш катышуучу/топ маселени кантип чече тургандыгы тууралуу идеяларды камтыйт.

Кайтарым байланышты сунуштоонун принциптери

Натыйжалуу кайтарым байланыш кызматташуунун өзөктүү фактору болуп саналат, ал өз ара күтүүлөрдү жана жоопкерчилики түшүнүн камсыз кылат, ошондуктан кайтарым байланышты берүүнүн төмөнкү принциптерин сыйлоо маанилүү:

Даярдык

Билдириүү даярдалды, ылайыктуу убакыт жана орун таңдалды, кайтарым байланышты берүү каалоосу тууралуу кабарланды, талкуулана турган, ошондой эле түздөн-түз тажрыйба менен байланышкан мисалдар так, туура жана маанилүү деген ишенимдүүлүк түзүлдү, кайтарым байланышты алып жаткан адамдын жүрүм-туруму жай баракат атмосфераны түзөт.

Билдириүүнү берүү, жөнөтүү

Катышуучудан/топтон өз иштери жана анын жыйынтыктары тууралуу алар эмне ойлонгондугун сурасат: маалыматтарды берүүчү тарап алар эмнени талкуулоону каалагандыгын жана ал эмне үчүн маанилүү болгондугун кыска жана так сүрөттөп берет; алар оң учурларынан башташат, андан кийин алуучунун жүрүм-туруму кандай болушу керектигин сүрөттөө аркылуу маселени чечүүгө карай өтүшөт, жана алуучу тарап билдириүү тууралуу ойлонушу үчүн жетиштүү убакыт ченемин калтыруу менен талаш болгондун ордуна эмнени жасагысы келгендигин түшүндүрөт. Өзөктүү фактор болуп талкуулоо жана оң маанайда аяктаган жана дем берүүчү натыйжага ээ болгон, ачык эки тараптуу байланыш формасындағы алмашуу саналат.

Түшүнүүгө жетишүү

Фасилитатор алуучулардын кебин алардын көз карашын түшүнүү максатында активдүү угат, бир нече мисалдарды сунуштайт, эгер зарылчылык болсо, башкача түшүндүрөт, жана түшүнүүнү текшерет.

Түшүндүрмөлөр жана тыянактар

Өз ара түшүнүшүүгө жетишкенден, маселени чечүүнүн же жүрүм-турумду жакшыртуунун ыкмаларын тапкандан кийин нускамалар жана сунуштамалардын ордуна идеялар сунушталат, ал эми алуучуга өз алдынча издөө жана чечим тандоо үчүн мейкиндик берилет, андан соң анын иши суммаланат жана анын түшүнүү даражасы көрсөтүлөт.

Кайтарым байланыш берилгенден кийин эч кандай ошол замат дароо өзгөрүүлөр күтүлбөстүгүн, катышуучуга/топко алар кандай аракеттерди кылууну тандоо укугу берилгендигин көрсөтүү маанилүү; ошондой эле катышуучуларга/топко алардын ишин жана жүрүм-турумундагы прогрессти түшүнүүгө ачык жардам берүү ниетине ээ болгон талкуудан кийин эмне болгондугун көзөмөлдөө да маанилүү.

Кайтарым байланышты алuu боюнча сунуштар

Тажрыбы көрсөтүп тургандай, кайтарым байланышты алып жаткан адам көп учурда негиздемелерди айтуу, маалыматтарды четке кагуу, кайтарым байланыштын предметин өзгөртүү же чабуулга өтүү, билдириүүлөргө алсыздык жана бир нерсени өзгөртө албастык сезими менен реакция кылуу аркылуу коргонууга

өтөт. Кайтарым байланыштын маанисин жана маанилүүлүгүн түшүнүү кайтарым байланышты алып жаткан катышуучуга/топко сунушталуучу, кайтарым байланышты алуу боюнча сунуштарды карманууга көмөктөшөт:

Көңүл буруп угуу. Коргонууга аракет кылбаызы, себеби сизге эч ким кол салган жок – сизге тек гана сиздин ишиңизди жакшыртуу боюнча сунуштарды беришүүдө.

Эмне тууралуу айтылып жаткандыгын **түшүнүүгө аракеттенүү** жана аны ойлонуу.

Эгер сизде дилемма жааралса же тактоо талап кылыша, **суроолорду берүү.** Мисалдарды келтирүүнү жана сиздин жүрүм-турумду сүрөттөп берүүнү суралыңыз.

Баардыгын түшүнүү үчүн кайтарым байланышты берип жаткан адамдын айткандарын **кайталоо.**

Сизге карата кайтарым байланыштын кайсыл бөлүгү колдонула тургандыгын **чечүү.**

Чыдамдуулукту жана даанышмандыкты, сиз кайтарым байланышты ала турган жана сизге кайтарым байланышты берип жаткан адам менен тыянактарды бөлүшүү аркылуу ачыктуулук мамилесин көрсөтүү.

Сунуштарды кабыл алууга жана сунуштарды жүзөгө ашыруу боюнча пландарды түзүүгө **аракеттенүү.**

Кайтарым байланышты берип жаткан адамга ыраазычылык билдириүү, себеби ал, мындаайча айтканда, сизге белек жасады – өнүгүүгө жана жакшыртууга түрткү берди.

2. Методдор/методикалар

2.1 МЕТОДДОРГО/МЕТОДИКАГА КИРИШҮҮ

Метод (грек тилинен *methodos*) максатка жетишүүнүн ыкмасы (формасы, тартиби), көрүнүштөргө жана процесстерге карата мамиле дегенди билдирет. Кесипке багыт берүүнүн контекстинен алганда биз окутуу процессин эң натыйжалуу колдогон окутуу методдоруна кызықдарбыз. Бул бөлүм 9-класста кесипке багыт берүүнүн беш тепкичтүү программасынын алкагында окутуу үчүн колдонула турган методдорду сүрөттөйт.

▶ Релаксация үчүн жана кызытуучу оюндар

Кызытуу кыска оюндарды колдонуу жана ишенимди бекемдөөгө жана топтун кыймылынын (динамикасынын) өсүшүнө көмөктөшүүчү метод темага функционалдык киришүү, машыгуу же топтун кыймылын (динамикасын) басандаттуу үчүн ишмердиктин аяктоочу этабы катары кызмат кылат. Бул метод каалаган темага/суроого ылайыктуу. Анын максаты – топтоту байланыштарды түзүү, жабыктуулукту азайтуу, жагымдуу жана жай баракат атмосфераны түзүү, мотивацияны жана концентрацияны жогорулаттуу же катышуучулар чарчай баштаса, топту “жандандыруу”. Оюндарды маал-маалы менен, иштин башында, ошондой эле татаал таануучулук (когнитивдик) этаптарынан кийин өткөрүүгө болот.

Тренердин ролу

- Тренер темага жана материалга ылайыктуу, же кандайдыр бир жол менен контент менен байланышкан оюнду тандайт. Айрымдар оюндарды атмосфера түзүүдөгү алмаштыргыс элемент деп эсептешет, айрымдар аны кичинекей баланын оюну деп санашат, ошондуктан топтун оюндарга карата мамилесин баалоо жана ылайыктуусун тандоо маанилүү.
- Тренер катышуучуларга оюндин эрежелери түшүнүктүү болгондугун текшерет жана аны өткөрүүгө бөлүнгөн убакытты аныктайт. Керек болгон учурларда тренер оюн үчүн материалдарды даярдайт. Эгер оюндин эрежелери талап кылып турса, анда катышуучуларга даярдануу үчүн убакыт, жана зарыл болгон учурларда даярдыкка жардам берүү каралат.
- Тренер оюндан кийин топтун түшүндүрмөлөрүн кабыл алат жана аларга карата сый мамилени көрсөтөт, кайтарым байланышты камсыз кылат, аны тема менен байланыштырат, кыскача жыйынтыктарды чыгарат жана катышуучуларды кийинки ишке даярдайт.

Артыкчылыктары

- Оюндар катышуучуларды катышууга түрткү болот.
- Катышуучулардын ортосундагы карым-катышты тез түзүүгө, жаңы мүчөлөрдү кабыл алууга мүмкүндүк берет.

- Топтун динамикасына дем берип турат.
- Катышуучулардын чыгармачыл мамилелери үчүн ири мүмкүнчүлүктөрдү сунушттайт.
- Окутуу процесси катышуучулар тарабынан оюн-тамаша катары каралышына жана ишке ашырылышына көмөк көрсөтөт.
- Оюндарды көп сандагы темаларды чагылдырууда колдонууга болот.
- Оюндар – бул көңүлдүү, колдонууга болот, кыймылдуу (динамикалуу), активдүү, ар кыл болушат, топтун көңүлүн тартып турат, түнт жана жаш катышуучуларды жандандырат жана ишке аралашууга тартат.
- Бул метод адамдардын оюнга болгон керектөөлөрүнө жооп берет.

ТЕМАГА КИРИШҮҮ ҮЧҮН ОЮНДАРДЫН МИСАЛДАРЫ

Таанышуу оюну

Катышуучулар айлана болуп отурушат. Тренер ар бир катышуучуга өз атын жана ага кошуп, мисалы, сүйүктүү таттуусунун жакшы көргөн жерин, спорттун түрүн ж.б. айтууну сунуш кылат (жалпы жооптордун болушу кажет).

Бири-бириин тааныштыруу оюну

Тренер катышуучулардан жуптарга бөлүнүшүн жана бири-бириине бир нече мүнөт аралыгында өзү тууралуу айтып беришин сунушттайт. Андан соң таанышуу чоң топто жүрөт, анда ар бир катышуучу өзүнүн жубундагы башка адамды тааныштырат. Бул оюн өтө көп колдонулат, себеби ал угуу, көңүл буруу көндүмүн өнүктүрөт жана катышуучулардын ортосундагы байланыштардын калыптанышына жана бекемделишине көмөк көрсөтөт.

2.2 МЕТОДДОР/МЕТОДИКАЛАР



2.2.1. Ассоциациялар

Сүрөттөлүшү

Ассоциациялар методу жаңы идеяны сунуштоо же чыгармачылыкка дем берүү менен, ири көлөмдөгү маалыматтарды топтоо үчүн колдонулат.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы тандайт же кейгөйдү сунуштайт жана доскага же флипчартка теманы жазат.
- Тренер катышуучулардан алар бул теманы/суроону укканда, оюна биринчи эмне келе тургандыгын айтып беришин суранат.
- Тренер катышуучуларга ассоциациялар таптакыр ар башкacha болушу мүмкүн экендигин, алар түздөн-түз темага милдеттүү түрдө тиешеси болбошу мүмкүндүгүн эске салат; пикир айтууну каалагандардын баарын колдоо зарыл.
- Катышуучулардын ассоциацияларды айткандарына жараشا, тренер доскага же флипчартка, эч бир идеяларга түшүндүрмө бербестен жана "сындабастан" доскага же флипчартка жазат.
- Эгер идеялар кайталанса, тренер доскадагы же флипчарттагы жазылган ошол эле идеяны жөн гана белгилеп коет.
- Топту идеяларды сунуштоого дем берүү зарыл. Топтогуларга идеялар жетишсиз болгон учурда гана тренер өздүк ассоциацияларын баштапкы импульс катары сунуштайт.
- Бардык идеялар жазылгандан кийин, тренер аларды жалпылайт жана теманы андан ары өнүктүрүү үчүн колдонот.

Ассоциациялар методунун варианты: ассоциацияларды карточкаларга каттоо

Ассоциацияларды ойноонун варианты болуп карточкаларга ассоциацияларды жазуу салат – оюн мурункудай эле сценарий менен жүрөт, а бирок катышуучуларга үчтөн ашык эмес карточкалар берилет, аларга катышуучулар өздөрүнүн идеяларын жазышат. Катышуучулар өздөрүнүн идеяларын жазышкандан кийин, тренер карточкаларды чогултат жана окшош идеяларды топторго бөлүштүрөт же катышуучулардан өз карточкаларын тиешелүү топко жайгаштырууну сунуштайт.

Ассоциациялар методунун варианты: фотоассоциациялар/коллаж

Фотоассоциациялар методу үчүн тренер фотосүрөттөрдү, күттүктоо баракчаларын, плакаттарды, баракчаларды жана газеталардагы, журналдардагы фотосүрөттөрдү, каралып жаткан теманын маанилүү аспекттерин камтыган адабияттарды даярдап алыши керек. Материалдар темага түз жана кыйыр мамиледе болушу кажет, бирок ошол темага тиешеси жок материалдар да болушу мүмкүн. **Коллажды түзүү** фотоассоциациялар методу сыйктуу эле жол-жобону (процедураны) карманат. Жалгыз айырмачылыгы коллаж топ тарабынан түзгөндүгүндө турат. Коллаж үчүн темага тиешеси бар, газеталардан, журналдардан, брошюралардын алынган сезздөрдү/сүйлөмдөрдү же кыска тексттерди колдонууга болот.

Бул эки варианттагы негизги өзөк: «Миң сөз менен тартылган сүрөт», Бул, айрыкча, артыкчылыктуу түрдө көрүү менен кабылдоочу болгон катышуучулар үчүн күчтүү импульс. Бул варианттар жоош катышуучулар үчүн да ылайыктуу келет.

Артыкчылыктыры

- Метод катышуучулардын баарын катышууга өбөлгөлөйт.
- Ал тема боюнча көптөгөн идеяларды тез топтоону камсыз кылат.

- Ал чыгармачылыкты жана идеялардын андан ары өнүгүшүн өбөлгөлөйт.
- Ар кыл таасирлердин жана көз караштардын кабыл алышынын өбөлгөлөйт.
- Ассоциациялар – бул топтун көңүлүн өзүнө бурган, көңүлдүү, кыймылдуу (динамикалуу), активдүү жана тапкыч (креативдүү) метод.



2.2.2. Акыл чабыты

Сүрөттөлүшү

Акыл чабыты кыска убакыт аралыгында катышуучулардын тобунан тема боюнча көптөгөн жаңы, оригиналдуу идеяларды алуу зарыл болгондо колдонулат.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы же маселени тандайт жана аны белгилүү бир ыкма менен: графикалык же визуалдуу түрдө сунуштайды.
- Тренер катышуучулардан тема боюнча өз идеяларын айтууну же маселенин чечимин сунуштоону сурнат, жана эркин ассоциацияларды жана ой кыялдарын колдонуу мүмкүн экендигин баса белгилейт.
- Катышуучулар өз идеяларын сунуштагандыгына жараша, тренер аларды ар бир сунушту колдоо менен, доскага же флипчартка жазып турат.
- Тренер бардык идеяларды түшүндүрмөсүз, оңдоосуз же сындоосуз эле жазып чыгат.
- Эгер идеялар кайталанса, тренер мурда доскага же флипчартка жазылган идеяны жөн гана белгилеп коет.
- Топтогулар идеяларды бериши керек, качан топтогулардын идеялары жетпей калган учурда гана тренер өз ассоциацияларын баштапкы импульс катары берет.
- Бардык идеялар жазылгандан кийин, тренер сунушталган бардык идеяларды жалпылайт жана аларды каралып жаткан теманы кийинки өнүктүрүү үчүн колдонот.
- Эгер акыл чабыты идеясы жеке же ишкердик жашоо-тиричиликте маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн колдонулса, анда алар кийинки этаптарда талданышы кажет.

Артыкчылыктары

- Метод катышуучулардын баарын катышууга өбөлгөлөйт.
- Ал тема боюнча көптөгөн идеяларды тез топтоону камсыз кылат.
- Ал чыгармачылыкты жана идеялардын андан ары өнүгүшүн өбөлгөлөйт.
- Ар кыл таасирлердин жана көз караштардын кабыл алышынын өбөлгөлөйт.
- Акыл чабыты – бул топтун көңүл буруусун кармап туруучу көңүлдүү, кыймылдуу (динамикалуу), активдүү жана тапкыч (креативдүү) метод.



2.2.3. Кош айланы

Сүрөттөлүшү

Бул метод катышуучулар жаңы темага карата даярданган учурда колдонулат. Темалар кесиптик темадан (мисалы, мектеп иштерин даярдоо, мектептеги ар кандай тажрыйбалар) тартып жеке темаларга (мисалы, эмгек өргүүдөгү кызыктуу окуя) чейин камтылышы ыктымал. Көңүл борборунда окуучулардын тажрыйбасы, божомолдору жана/же мурунку билимдери болот.

Даярдык жана процесс

- Катышуучулар ички жана тышкы айланалар түзүлгөндөй кылып, бири-бирине каршылаш жуп болуп айланы түрүндө отурушат. Жуптар ар кандай ыкмалар менен түзүлүшү ыктымал (мисалы, эки окшош белги/сан жазылган карточкаларды колдонуу менен капысынан эле).

- Андан соң ички айланадагы бардык катышуучулар өз окуяларын айтып беришет. Башка катышуучулар угушат, жана, балким, суроолорду беришет. Ички айланадагы катышуучулар окуяларын айтып бүткөндөн кийин сиз, мисалы, жаңы жуптарды түзүү үчүн эки отургучту saat жебеси боюнча жылдыра аласыз. Андан соң тышкы айланадагы катышуучулар активдешет жана ошол эле тема боюнча айтып беришет/презентация жасашат. Андан кийин ички айлананын катышуучулары кайранда эки отургучка жылышат ж.б.у.с. Аягында сүйлөшүү процесси коммуникация көз карашынан алганда да, ошондой эле контент көз карашынан алганда да талданышы мүмкүн.



2.2.4. Ролдук оюндар

Сүрөттөлүшү

Ролдук оюндар даярдыктан, оюндуң өзүнөн, талдоо жана баалоодон турат жана элестетилген кырдаалдардагы чыныгы жүрүм-турумду көрсөтүп берүү менен, семинардын предметинин алкагындағы эки жана андан көп катышуучу ар кандай ролдорду жана кырдаалдарды ойноп жаткан учурда колдонулат.

Даярдык жана процесс

- Тренер предметти жана ролду аныктайт, ошондой эле ролдук оюндарды өткөрүү үчүн так нускамаларды берет.
- Тренер ар бир катышуучу өз ролун ойноо менен, тапшырманы аткарышы үчүн ролдор кандайча бөлүштүрүлгөндүгү көрсөтүлгөн сценарийдин бөлүгүн же бүтүндөй сценарииди даярдайт. Ошондой эле тапшырмалары, ролдору жана кыскача нускамалары бар карточкаларды даярдоого болот.
- Бүтүндөй топко бир ролдук оюнду – бир кырдаалды жана белгилүү бир ролдору менен берүүгө болот, ошондой эле ар кандай ролдор топтор тарабынан аныкталышы мүмкүн; бул учурда тренер ар бир топ үчүн ар кандай материалдарды даярдайт.
- Тренер “актерлорду” даярдайт жана аларга ролдор, жагдай жана нускамалар түшүнүктүү болгондугун текшерет, ролдук оюндарга даярдануу жана өткөрүү үчүн убакытты аныктайт жана катышуучуларга даярдануу жана кайталоо үчүн убакыт берет: ролду жана сценарииди окуп чыгуу, аларды ойлонуу, божомолдор менен алмашуу, ролду кырдаалда өнүктүрүү, мүмкүн делген бир нече чечимдерди сыноо, ролдук оюндар үчүн өкүлдөрдү тандоо, аргументтерди даярдоо жана ролдорду даярдоо процессине жардам берүү.
- Тренер ролдук оюндарды баары көңүл буруп жана оңай байкоо салып көрүүгө мүмкүндүк берүүчү эркин мейкиндикти даярдашы керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо отургучтарды жарым айлана түрүндө жайгаштырып импровизациялык сахна орнотуу жакшы; эгер роль атайын буюмдарды же шаймандарды талап кылса, анда тренер катышуучуларды ошол буюмдарды же шаймандарды ала келүүнүн зарылдыгы тууралуу кабардар кылат же аларды өзү күн мурунтан ала келет жана аларды катышуучуларга таратат.
- Тренер ролдук оюндарга чейин эле көрүүчүлөр үчүн так нускамаларды, кырдаалдын сүрөттөлүшүн жана, балким, баалоонун чен-белгилерин (критерий) бериши, жана катышуучуларды ролго кириүнү суранышы маанилүү. Катышуучулар ролдун портфолиосун жана кыскача сценарииде камтыйлган жетектөөчү принциптерди кармануу, чыныгы кырдаалды өзүнүн интерпретациясында көрсөтүү менен ролдорду эркин жана капысынан ойноого аракеттениши маанилүү.
- Аудиториянын милдети –оюнду көңүл буруп көрөт жана байкоочунун милдеттерине көңүл бураг (тренер, ролдук оюндардын максатына жараша байкоонун милдеттерин аныктайт жана/же көрүүчүлөр оюн аяктагандан кийин оюнду баалоо жана ага түшүндүрмө бериши үчүн текшерүүчү тизмени таратат).
- Тренер актерлорго алардын күчтүү жактарын белгилеп айтуу менен ыраазычылык билдириши, сый-урмат белгиси катары кол чабууларды демилгелеши жана актерлорго дем бериши кажет.

- Тренер чоң топтордо актерлор менен, алар бул ролдордо өздөрүн кандай сезгендери тууралуу талкууну демилгелейт, жана алар “роль ойнобой” калганын ырастап чыгат.
- Тренер ар бир кийинки топту (эгер топтор бир нече болсо) жарыялап турат, ролдук оюндар учурунда топтор четте калышат же байкоо салуу менен аудиториянын бөлүгү болуп саналышкан учурда, аудитория тарабынан күнт кооп катышууну жана байкоо жүргүзүлүшүн камсыз кылат.
- Андан кийин тренер чоң топто аудитория менен талкуулоону баштайт, алардан ролдук оюндар тууралуу пикирлерин, баалоо чен-белгилери (критерийлери) боюнча түшүндүрмөлөр жана байкоолору менен бөлүшүүгө чакырат, таасирлердин жана пикирлердин айтылышын өбөлгөлөп турат; ролдук оюндардагы кырдаалдарды чыныгы турмуштук кырдаалдар менен салыштырат, катышуучулардан бир эле теманын алкагында жаңы кырдаалдардын же ролдордун идеяларынын болушу тууралуу сурайт; кийинки суроолор менен талкууну жандандырат: эгер кимдир бирөө ушундай эле кырдаалга кабылган болсо, эгер алар өздөрүн ушул биздин актерлордой алыш жүрүшсө же башка аракеттерди жасашса эмне болот эле? Ролдук оюндардан биз кандай тыянактарды/сабактарды чыгара алабыз? Мындан кийин тренер кыскача жыйынтык чыгарат.

Артыкчылыктары

- Ролдук оюндар – көндүмдөргө, анын ичинде карьераны башкаруу көндүмдөрүн кошкондо, үйрөтүүчүү күчтүү метод. Катышуучулар чыныгы тапшырмаларды аткарууну моделдештиришет.
- Бул метод жеке көз караштардын жана мамилелердин өзгөрүшүнө көмөк көрсөтөт, өздүк аракеттердин жана башка адамдар менен мамилелердин кесептеттерин түшүнүүгө, санааркоо менен мамиле кылууга үйрөнүүгө – башка адамдар бул кырдаалдарда жана ролдордо эмнени сезе тургандыгын жана эмнени каалагандыгын, ошондой эле мынданай кырдаалдардагы башка адамдардын реакциясын түшүнүүгө мүмкүндүк берет.
- Кырдаалдарды жана ролдорду өнүктүрүүнүн ар кандай сценарийлеринин жардамы менен маселени/теманы изилдөөгө мүмкүндүк берет, маселени, көптөгөн предметтерди, кырдалдарды жана ролдорду өздөштүрүүдөгү коопсуздук жана биримдик сезимдерин камсыз кылат.
- Белгилүү бир контекстте таасирленүүнүн альтернативалуу жана чыгармачыл ыкмаларын өздөштүрүү үчүн мейкиндикти камсыз кылат жана жагдайларды жана ролдорду чыныгы жашоо-тиричилик менен байланыштырат.
- Ролдук оюндар – бул топтун көңүлүн өзүнө буруп туруучу, түнт адамдарды жана интроверттерди жандандыруучу, ошондой эле чыныгы жашоо-тиричиликти жакши түшүнүүгө жардам берүүчү, көңүлдүү, кыймылдуу (динамикалуу), активдүү жана ар түрдүү метод.



2.2.5. «Ысык» отургуч

Сүрөттөлүшү

Бул оюн сапаттарды (көндүмдөрдү) аныктоого жардам берет. Анын жүрүшүндө катышуучулар ошол көндүмдөрдү түшүндүрүшү жана көрсөтүп бериши да керек.

Даярдык жана процесс

Аудиториянын ортосуна отургуч коюлат, жана катышуучулар анын айланып тез-тез басышат. Окутуучу сапаттын, көндүмдүн же шык-жөндөмдүн аталышын атait, ким ошол сапаттарым бар деп эсептесе, алар отургуч тарапка бир кадам жасашы керек, ошол эле учурда кимде бул сапаттар жок болсо, алар артка карай кадам жасашы керек болот.

Ушул сапаттарым бар деп эсептеген катышуучулар мүмкүн болушунча тезирээк отургучка отурушу керек. Отургуч бирөө гана болот, жана ага отурууну каалаган талапкерлер канчалык көп болсо, жагдай ошончолук күлкүлүү көрүнөт.

Окутуучу «ысык» отургучта отурган катышуучудан төмөнкү суроолорду сурай алат:

- Эмне үчүн ал бул сапаттар өзүндө бар деп эсептейт;
- Бул сапатты практика жүзүндө ал колдоно турган жагдайды түшүндүрүү;
- Сапатты көрсөтүп берүү (мисалы, эгер ал сапат сөз таба билүү болсо, анда кандайдыр бир курч сөздөрдү айтуу, эгер ал физикалык сапат болсо – чет тилин билүү, анда катышуучу ошол тилде бир нерсе айтып бериши керек ж.б.у.с.).

Артыкчылдыктары

- «Ысык» отургуч – катышуучуларга көп нерсеси жаккан, эң кыймылдуу (динамикалуу) жана көңүлдүү метод.
- Ошол эле учурда ал эң чынчыл окуу тажрыйбасын сунуш кылат, себеби ал компанияга ишке орношуудагы аңгемелешүү түзүлгөн принциптер боюнча эле түзүлөт (алгач жумуш берүүчүлөр талапкерден өздүк көндүмдөрүн баалоо тууралуу сурашат, андан соң талапкер ошол көндүмдөрдү практика жүзүндө кантип колдоно тургандыгын сурашат, жана айрым учурларда талапкерден ошол көндүмдөрдү көрсөтүп берүүнү суранышат).



2.2.6. Плакат

Сүрөттөлүшү

Плакат тема боюнча чыгармачылык менен жана түзүмдөлгөн формада маанилүү маалыматтарды берүүчү коммуникациянын визуалдуу каражаты болуп саналат, топко кызыктуу жана жагымдуу ыкма менен сунушталышы мүмкүн.

Даярдык жана процесс

Тренер предметти тандайт жана плакатты түзүү үчүн материалдарды берет жана эрежелерди түшүндүрөт. Плакат так билдириүүнү чагылдырыши, көрүнүктүү, таанымал, түшүнүктүү, оңой байкала турган болушу кажет жана ал сөздөрдүн, сандардын, түстөрдүн, иллюстрациялардын: сүрөттөрдүн, фотосүрөттөрдүн, диаграммалардын, таблицалардын ж.б. айкалышын камтыши ыктымал. Плакаттын жана билдириүүлөрдүн элементтери максатталган топтон көз каранды. Плакаттар үчүн дем берген, кыска, тыкан, мазмундуу билдириүүлөр ылайыктуу болот.

Эгер плакатты топтогулар бирге түзүп жатышса, угуучуларды аны түзүүгө катышууга мотивациялоо маанилүү, жана плакатты презентациялоодо башка топтогулардан плакат тууралуу кайтарым байланышты берүүнү сурануу жөндүү.

Артыкчылдыктары

- Плакат ар кыл кырдаалдарда көмөкчү каражат катары колдонулат: суроолорду терең карап чыгуу, талдоо же көптөгөн темалар үчүн кыскача эскертме.
- Катышууга дем берет, чыгармачылык менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзөт, окуу процессине оюн формасы менен дем берип турат.
- Презентация боюнча тажрыйбасы жокторго багыт берүүчү болуп саналат.
- Натыйжалуулукту, ар түрдүүлүктү камсыз кылат, топтун көңүлүн өзүнө бурат.



2.2.7. Лекция / презентация / мини-сабак

Сүрөттөлүшү

Лекция/презентация/мини-сабак деген маалыматтар жана идеялар катышуучуларга натыйжалуу жана кызыктуу ыкма менен сунушталса турган учурда, берилген тема боюнча ойлонулган жана түзүмдөлгөн презентация/лекцияны билдириет. Бул метод тренерлер, окутуунун катышуучулары жана угуучулар үчүн бирдей даражада актуалдуу келет.

Даярдык жана процесс

- Тренер контентти тандоо, маалыматтарды түзүмдөө жана маалыматтарды катышуучуларга түшүнүктүү, мотивациялоочу жана кызыктуу ыкма менен берүү методдору тууралуу ой жүгүртүү аркылуу маалыматтарды даярдайт. Тренер катышуучулардын көнүл буруусун камсыздоочу жана контентти натыйжалуу кылуучу лекция же презентация үчүн шаймандарды же материалдарды да даярдайт.
- Тренердин милдети – предмет (тема) жана мазмун тууралуу кам көрүү, маалыматты, контенттин түзүлүшүн тандоо, предметке карата көнүл буруу, байланыштарды жана контент боюнча мамилелерди жөндөөнү демилгелөө, суроолорду берүү, маал-маалы менен суроолордун жардамы менен түшүнүүнү текшерүү, убакытты көзөмөлдөө, катышуучулардын түшүндүрмөлөрүнө жана таасирленүүлөрүнө көнүл буруу жана кыска, натыйжалуу презентация жасоо.

Артыкчылыктары

- Бул метод киришүү же мазмунду өнүктүрүү үчүн импульс катары колдонулат.
- Ал тренер катышуучуларды жандандырууну жана аларды мотивациялоону (кызытууну) каалаган учурда колдонулат.
- Бул методу импульс берүү, сереп (обзор) жасоо же мазмундун таржымалын берүү, талкуу жана талдоону өнүктүрүү үчүн негизди түзүү максатында колдонуу сунушталат.
- Катышуучулардын ортосундагы ишенимди бекемдөөгө көмөк көрсөтөт, аларды катышууга кызыктырат, ойлорду чыгармачылык менен билдириүү мүмкүнчүлүктөрүн берет.
- Талданган жана кызыктуу формада ишке ашырылышы керек болгон окутуу процессине көмөк көрсөтөт.
- Темалардын ири көлөмү жана ар кыл мазмуну үчүн колдонууга болот.



2.2.8. Презентация

Сүрөттөлүшү

Презентация – бул белгилүү бир теманы өздөштүрүүнүн жүрүшүндө коюлган милдеттердин алкагында катышуучулар өздөрүнүн топтогу же өз алдынча иштери тууралуу, анын жардамы менен, маалымдай турган метод.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы жана тапшырманы тандайт жана даярдайт. Тренер теманы топтор үчүн каралган болсо оозеки формада, же ар бир топ үчүн өзүнчө өздүк тема каралган болсо жазуу түрүндө сунуш кылат, топтор алдына коюлган тапшырмаларды түшүнүп жаткандыгын текшерет.
- Тренер топторго бөлүү методун көптөгөн методдордун арасынан тандайт, мисалы, жөнөкөй эсептөө (биринчи, экинчи, үчүнчү), түстүү карточкаларды берүү, башкатырмалар, жыл мезгилдери... Тренер топтук иштөө үчүн ар кыл материалдарды даярдайт: А4 форматындагы кагаз, фломастерлер, маркерлер, флипчарт, ар кандай түстөгү жана формадагы карточкалар, кайчылар, чаптамалар, кагаз скотч жана берилген тапшырмага жараشا керектүү башка материалдар.
- Тренер топто биргелешип иштөөнүн жүрүшүндө топторду өз пикирлерин айтууга, талкуулоого, аргументтерди келтирүүгө, презентацияга карата өз көз караштарын макулдашууга, сунуштоонун өздүк менчик методун тандоого жана сунуштоого чакырат; презентация үчүн өкүлдү, б.а. топтун атынан доклад жасоочуну тандоо боюнча нускаманы топторго берет.

- Топтордо иштөөнү жүргүзгөндөн кийин тренер пленардык иш жана презентация өткөрүү учун шарттарды түзөт, ар бир топтун презентациясын өзүнчө жарыялайт, катышуучулардан көңүл бурууну, презентацияны көңүл буруп жана анын жүрушүн чыдамдуулук менен байкоо салып туроону суранат.
- Эгер презентация учурунда “аудиториянын” алдында бир нерсеге көңүл буруу милдети турса, анда тренер катышуучуларга атайын нускаманы бериши керек.
- Презентациядан кийин тренер топко, алардын күчтүү жактарын баса белгилөө менен, алар жасаган иштери учун кыскача ыраазычылык билдириет.
- Тренер катышуучулардан алар кандай сабактарды өздөштүрүшкөндүгүн сурал билет, өзөктүү учурларды аныктайт жана пленардык ишти ой жүгүртүү жана таржымал (резюме) менен жыйынтыктайт.

ИЙГИЛИКТҮҮ ПРЕЗЕНТАЦИЯНЫН БЕШ ЭРЕЖЕСИ:

- **Мыкты даярдык!** Бул презентация учун өте маанилүү, себеби сүйлөп жаткан адам жакшы даярдангандыгын же даярданбагандыгын ар адам, жаш курагына карабастан (окутуучу же окуучу), дарро эле тушунет.
- **Багыт берүүчү карточкаларды даярдоо!** Эгер презентациянын мазмунундагылар баары жазылган болсо, чыгып сүйлөп жаткан тарарап өздөштүрүлгөн билимдерди карманбастан, жөн гана окуп берет деген тобокелдик бар. Эгер эч нерсе жазылбаса, ойду жоготуп алууга болот, ошондуктан багыт берүүчү карточкаларды колдонуу сунушталат.
- **Эркин чыгып сүйлөө!** Чыгып сүйлөп жаткан тарарап угуучулар менен эркин сүйлөшө алса, алар презентацияны кыйла көңүл буруу менен угушат. Чыгып сүйлөп жаткан адам аудиторияга карашы керек жана көрүү байланышын кармап турушу кажет.
- **Көңүл бурууну камсыз кылуу!** Презентацияны дароо баштабаңыз, катышуучулар тынч алып отургучу күтө турунуз. Презентациядан кийин чыгып сүйлөгөн тарарап отурбайт, ал суроолорду, эскеертүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү күтөт. Эгер зарыл болсо, чыгып сүйлөгөн адам тынчтанууну жана көңүл бурууну сурана алат.
- **Маанилүү маалыматты бөлүп көрсөтүү!** Чыгып сүйлөп жаткан адам угуучулар өзөктүү маалыматтарды эстеп калышын каалайт. Даярдоо процессинде бул учун кандай каражаттарды колдонууга керектиги тууралуу ойлонуу зарыл. Мисалы, сиз флипчартты, досканы колдоно аласыз же презентацияда өзөктүү идеяларды белгилөө учун кагазды даярдай аласыз.

Артыкчылыктары

- Бул метод катышуучуларга бири-биринен үйрөнүүгө жана бири-бири менен үйрөнүүгө жардам берет.
- Аргументтерди колдонууга жана биргелешип иштөөгө көмөктөшөт, иштин жыйынтыктарын топтун атынан чыгып билдириүү учун жоопкерчиликти өнүктүрөт.
- Предметти жана материалды, каалаган теманы жана жумушчу процессти сунуштал көрсөтүүнүн ар кыл ыкмаларында колдонулат.
- Бул кызыктуу, кыймылдуу (динамикалуу), практикалык метод катышуучулардын көңүлүн тартып турат, алардын катышуусун колдоп турат, ал ар кандай материалдарды жана маалыматтарды сунуштоонун түрлөрүн колдонууга мүмкүндүк берет, катышуучулар бири-бирин угушат; метод контентти бир эле же ар кыл темалардын чектеринде байланыштырууга мүмкүндүк берет, катышуучулар бири-бирин угушат.



2.2.9. Веб-издөө

Сүрөттөлүшү

Бул метод катышуучулардан маалыматтарды, жоопторду жана белгилүү бир тема боюнча мүмкүн болгон чечимдерди жана анын ичиндеги маселелерди Интернетти пайдалануу менен издөөнү талап кылат.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы же онлайн сунушталган тематикалык марафондорду тандайт, Интернетте иштөө үчүн иш шарттарын жана топтун иштөөсү үчүн жетиштүү сандагы компьютерлерди даярдайт. Катышуучулардын компьютердик көндүмдөрүн, айрыкча алар өз алдынча веб-издөө жүргүзө ала тургандыгын, текшерүү, жана зарыл болгон учурда жардам сунуштоосу маанилүү. Тренер ошондой эле онлайн-сынектарды түзө алат – алардын артыкчылыгы мектептеги предметке карата жекече ыңгайлаша алгандыгында жатат.
- Марафондун башында катышуучулар Интернеттин жардамы менен суроолордун белгилүү бир санын чечип алыши керек; суроолорду чечүү үчүн катышуучулар колдонушу керек болгон шилтемелердин тизмесин берүү мүмкүнчүлүгүн кароо зарыл. Альтернатива катары катышуучулар Интернеттен, сурамдардын деңгээлин татаалдаттуу менен, жоопторду өз алдынча издей алышат. Интернетте маалыматтарды издөө үчүн нускамаларды даярдап коюу маанилүү: милдет предмет тууралуу ар кандай онлайн-маалыматтарды издөөдө жана Интернеттеги издөөнүн жыйынтыктарын көрсөтүү үчүн аларды өзүнчө көктөмөгө (папкага) жайгаштырууда жатат.
- Тренер тапшырманы түшүнүүнү текшерет, катышуучулардын маалыматтарды Интернеттен издөө жолу менен чыгармачылык иштөө мүмкүнчүлүгүн колдонгондугун колдойт, издөө үчүн убакытты аныктайт.
- Берилген тапшырманын үстүндө иштөөнү катышуучулар аяктагандан кийин тренер веб-издөөнүн жыйынтыктарын кантип презентациялоо керектигин түшүндүрөт, жекече кайтарым байланышты сунуштайт, андан соң топтолгон маалыматтарды бүтүндөй топ менен бирге талдоону жүргүзөт.
- Тренер катышуучулар веб-издөөдөн кандай сабактарды өздөштургөндүгүн, маалыматтардын кандай булактары тууралуу билишкендигин, алар канчалык даражада предметке тиешелүү экендигин, эгер кызыктуу болсо, алар канчалык функционалдуу экендигин текшерет; жана веб-издөөнүн жыйынтыктарын талдоодон кийин жыйынтыктарды суммалайт.

Артыкчылыктары

- Бул метод катышуучуларга Интернеттен керектүү маалыматтарды табуу зарыл болгон учурдагы, ар кандай кырдаалдарда колдонулат. Көп сандаган темалар жана ар кыл контент үчүн колдонулат.
- Окутуу процессине болгон жоопкерчилики өнүктүрөт жана дем берет.
- Топтун мүчөлөрү ар кандай пикирлерди жана идеяларды кабыл алууга жана сыйлоого, аргументтерди талдоого жана сунуштоого үйрөнүшөт.
- Бул – маалыматтарды издөөгө карата кызыктуу, кыймылдуу (динамикалую), практикалық, ар кыл метод, ал көңүлдү бурат, катышууга дем берет, кызыктырат жана катышуучуларга активдешүүгө мүмкүнчүлүк берет.



2.2.10. Чыныгы жолугушуулар

Сүрөттөлүшү

Чыныгы жолугушуулар кесипке багыт берүүдөгү өтө татаал методду билдиret; «чыныгы жолугушуулар» деген термин өзүнө эмгек рыногу менен бардык түз жолугушууларды жана өз ара аракеттешүүлөрдү камтыйт. Чыныгы жолугушуулардын эки чыныгы тибин болуп көрсөтүшөт: кесипке тиесеси бар компаниялардагы (жана кесиптик-техникалык мектептер) тапшырыктар, жана практика/стажировканы өтүү.

- Компаниялардагы сурамдар – окуучулар компанияларга барышат жана кызматкерлер (эксперттер) менен интервью (сүйлөшүү) өткөрүшөт. Максаты кесипте иштөөгө байкоо жүргүзүүдө, маалыматтарды топтоодо жана жаңы билимдерди талдоодо жатат.

- Компаниялардагы практика/стажировка – 9-класстын окуучулары үчүн эмгек процессинде жөнөкөй жумушчу тапшырмаларды аткаруу жана өз ишин талдоо мүмкүнчүлүгү.
- Мектептик билим берүү жаатындагы жолугушуулар – мектептердеги (анын ичинде, орто мектептердеги) сынап байкоочу күндөр, жеткиликтүү ресурстарды колдонуу жана өнүктүрүү.
- Иш менен камсыз кылууга тиешеси бар мекемелер – окутуу жана квалификацияны жогорулатуу максатында иш менен камсыз кылуу кызматтары, карьера борбору, бизнес-мекемелер менен жолугушуулар.
- Бир күндүк маалыматтык иш-чаралар: билим жармаңкеси, эмгек жана карьера жармаңкеси, илимий жармаңкесе, орто кесиптик билим берүү мекемелериндеги маалыматтык күндөр – ачык эшиктер күнү, Кыздар жана балдар күнү, окутуу жаатындагы эксперттер менен жолугушуу.

Чыныгы жолугушуулардын максаты эмпирикалык окутуунун аркасында, башкача айтканда персоналдаштырылган, аутенттик билимдерди жана тажрыйбаны калыптоо жана алуу менен, окуучулар эмгек жана кесиптер дүйнөсү тууралуу керектүү билимдерди алушусунда жатат. Мындан билимдер чыныгы талаптардын жеке көз караштарга жана божомолдорго шайкеш келишин практикалык жактан аныктоону талап кылат. Чыныгы жолугушуулардын, компаниялардагы сурамдардын жана стажировка/практикалардын маанилүүлүгү - алардын окуучулар үчүн эмгек жана иш менен камсыз кылуу дүйнөсү тууралуу өз билимдерин толуктоого жана өнүктүрүүгө, чыныгы квалификациялык түзүлүштү жана билим алуу жолун талдоого, учурдагы талаптар алардын жондемдүүлүктөрүнө, эмгек жана иш менен камсыз кылуу дүйнөсү тууралуу идеяларына туура келе тургандыгын текшерүүгө, ошондой эле алардын тандоосун жана чечимин кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүүдө жатат.

Чыныгы жолугушуулар кийинки уюштуруучулук формасында өткөрүлүшү ыктымал:

- Топтук визит/сурам, бул учурда бүтүндөй класс же Кесипке багыт берүү программасынын тобу компанияны жалпысынан изилдешет;
- Секторлор/кызматтар боюнча сурамдар, бул учурда окуучулар топторго бөлүнүшөт жана белгилүү бир кесипке карата кызыгуусунан улам ар бир топ белгилүү бир секторду же кызматты изилдешет.

Даярдык жана процесс

- Тренер катышуучуларды чыныгы жолугушуулар үчүн даярдайт. Тренер өзү адистерди түзүмдөлгөн жана багытталган даярдоо менен, чыныгы жолугушуулар өткөрүлүүчү компаниялардын координаторлору менен, жана 9-класстын окуучуларын даярдоо үчүн талаптар менен таанышып чыгат.
- Тренер кесипке багыт берүү портфолиосу формасында катышуучулар үчүн документацияларды даярдоого өзгөчө көнүл бурагат. Тренер болочок мектепти/кесипти тандоого, каттоого жана кесипке багыт берүүнүн бүтүндөй жекече процессин көзөмөлдөөгө карата даярдануу үчүн документтер салынган файлды сунуштап берет.
- Мектеп чыныгы жолугушууларды уюштурат, катышуучулар компаниялар, мекемелер, лицейлер боюнча чыныгы жолугушууларды жүзөгө ашыруу максатында бөлүштүрүлөт; ал жерлерге баруу учурунда катышуучу өзүнүн теориялык жана практикалык билимдерин толуктоо жана тандалган кесипти жана лицейди практика жүзүндө сыноо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
- Чыныгы жолугушуулардан кийин чыныгы жолугушуулардын, жеке тажрыйбасынын, кесипти жана окутуунун өзөктүү учурларын белгилеп көрсөтүү менен лицейди тандоону түшүнүүн жана өздөштүрүлгөн сабактардын артыкчылыктарын багыттуу жана түзүмдөп талдоо жүргүзүлөт.

Артыкчылыктары

- Окуучулар кесиптер тууралуу билишет, тандалган кесипти жана лицейди кайталап талдашат, эмгек жана ишке орноштуруу дүйнөсү менен жолугушуулардын ар кандай методдорун текшеришет жана акыркы чечимди кабыл алуу үчүн маалыматтарды/аргументтерди чогулутшат.

- Бул метод адистерге кесипке багыт берүү жаатында өз иштерин өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мектептин деңгээлинде өнөктөштөрдүн локалдык түйүнүн түзүү зарыл, ал мектептин иш салатын жакшыртат.
- Ата-энелер өздөрүнүн балдарына мектеп жана кесип тууралуу чечимдерди кабыл алуу процессинде эң маанилүү аңгемелешүүч болуу менен колдоо көрсөтүшөт, ошол процесске активдүү катышып, жардам берип жана көзөмөлдөй алышат.
- Чыныгы жолугушуулар маалыматтарды курдаштардан алуу аркылуу, бири-бирин окутуу жана бири-бири менен окуу аркылуу бөтөнчө түрдө алууга түрткү болот, окутуу процессине болгон жоопкерчилики өнүктүрөт жана биргелешип иштөөгө көмөк көрсөтөт.
- Бул кызыктуу, кадырлесе эмес, практикалык, ар кыл метод, ал катышуучулардын көңүлүн буруп турат, мектептен тышкарьыда окууга мүмкүндүк берет жана катышуучуларга дем берип турат



2.2.11. Карточкаларды иреттөө

Сүрөттөлүшү

Карточкаларды иреттөө – бул адамдар тарабынан маалыматтардын кантит кабылдап түшүнгөндөрүн жана классификациялашкандыгын изилдөөнүн жакшы кепилденген методикасы. Кесипке багыт берүү контекстинен алганда карточкаларды иреттөө негизинен кесиптерди иштөө тармактары (топтор боюнча) боюнча классификациялоо үчүн, баалуулуктардын артыкчылыктарын аныктоо ж.б. үчүн колдонулат. Карточкаларды иреттөө жекече (жекече багыт берүүнүн же консультациялонун бөлүгү катары) же топтордо жүргүзүлүшү мүмкүн.

Даярдык жана процесс

- Окутуунун алдында тренер тиешелүү карточкалардын топтомун (кесиптердин аталыштары, баалуулуктар ж.б. менен) даярдайт.
- Сабактын башталышында, егер ал класста өтүп жаткан болсо, тренер катышуучуларды чакан топторго бөлөт жана ар топко карточкалардын бирден топтомун берет.
- Тренер катышуучуларга карточкаларды классификациялоо үчүн кандай чен-белгилерди колдонуу керектигин түшүндүрөт.
- Топтор карточкаларды окуп чыгышат.
- Топтун катышуучулары карточкаларды талдашат жана аларды классификациялашат (ар кандай категорияларга жайгаштырышат).
- Топтор өздөрүнүн ишин доскага чыгып сунуштاشат же сунуштоонун башка ошош методдорун колдонушат.
- Тренер талдоо жана ой жүгүртүү сеансын өткөрөт.

Артыкчылыктары

- Бул методдун артыкчылыгы болуп анын зарыл болгон учурда ири көлөмдөгү маалыматтарды (кесиптер, баалуулуктар ж.б.) талдоо, салыштыруу жана классификациялоо пайдасы саналат.
- Катышуучулар карточкаларды бир категориядан башка категорияга бир нече жолу жылдыра алышат. Көпчүлүк башка категориялар буга мүмкүндүк бере алышпайт.
- Жыйынтык түшүнүүгө жана эстеп калууга оңой түрдө берилет.



2.2.12. «Атом» оюну

Сүрөттөлүшү

Бул социалдык оюн, мында катышуучулар «атомдор» болуп саналышат жана «молекулаларды» түзүштөт. Бул оюндан идеясы – молекулалар белгилүү бир милдеттерди аткарышат дегенде жатат.

Даярдык жана процесс

- Катышуучулар, эркин атомдорду элестетип, аудитория боюнча эркин кыймылдашат.
- Тренер бир санды айтат (бирок анча чоң эмес), мисалы: «Атом 5!».
- Атомдордун (катышуучулардын) дал ушул саны молекула түзүшү керек.
- Молекулалар тапшырма алышат, мисалы, алар бири-бири менен таанышыши керек, өздөрүнүн хоббиси тууралуу айтып бериши керек ж.б.
- Топтордун бирөөнө да кошулбай калган адам өзүн ашык катары сезбеши керек жана бул тренердин милдети; кийинки жолу катышуучулар мурунку раундда чыгып калгандар менен топторду түзүүгө аракеттениши керек.
- Тапшырма аткарылгандан кийин оюн кайталанат.

Артыкчылыктары

- Зарыл болгон учурларда, топту жандандыруучу кыймылдуу (динамикалык) көнүгүү.
- Бул катышуучулар үчүн социалдык көндүмдөргө жана тырышчаактыкка үйрөнүү мүмкүнчүлүгү.



2.2.13. Сурамжылоо/анкета жүргүзүү

Сүрөттөлүшү

Сурамжылоо / анкета жүргүзүү - бул аны колдонууда катышуучулар өз пикирлерин жана мамилелерин жазуу түрүндө чагылдырган, сунуштар кийирилген, теманы түшүнүүгө ээ болуучу же өзүн-өзү талдоону жүргүзүүчү метод.

Даярдык жана процесс

- Тренер өзү талдагысы келген сурамжылоо үчүн теманы тандайт, жыйынтыгында алышыши караган суроолордун жана жооптордун тибин иштеп чыгат.
- Суроолордун эң эле кеңири тараган түрү болуп, жоопторду жазуу зарыл болгон ачык суроолор, эки жооптун бирин же жооптордун ичинен тандоо караган суроолор, “ооба/жок” жоопторун талап кылган суроолор, эки жоопту берүүгө, эссе түрүндө жооп берүүгө мүмкүн болгон суроолор ж.б. саналышат.
- Сурамжылоо/анкета жүргүзүү жекече, жуптарда жана топтордо толтурулушу мүмкүн. Алардын ар бир учурунда тренер ар бир катышуучудан суроолорду көнүл буруп окууну жана нускамаларды кармануу менен, чынчыл жооп берүүнү суранат.
- Эгер сурамжылоо жуптарда же топтордо жүргүзүлүп жатса, катышуучулар жуптарга/топторго бөлүнүштөт жана анкетаны толтуруу тууралуу нускаманы алышат.
- Тренер маал-маалы менен катышуучулар тапшырманы түшүнгөндүгүн текшерип, аларга дем берип турат, ошондой эле зарыл болгон учурларда катышуучуларга жардам жана колдоо сунуш кылуу үчүн анкета жүргүзүү процессин көзөмөлдөп турушу абзел.
- Сурамжылоо жүргүзүлгөндөн кийин жооптордун презентациясы орун алат, ал ар кандай формада аткарылыши ыктымал, мисалы:
 - Ар бир катышуучу өзүнүн жоопторун кезек боюнча же каалоо боюнча топко сунуштайт;

- Эгер сурамжылоо жуптарда жүргүзүлсө, жуптар бири-биринин жоопторун же сурамжылоого катышкандардын жоопторун сунуштай алышат;
- Жыйынтыктарды топко сунуштоого болот – бул учурда катышуучулар топторго бөлүнүштөт, өз топторунун деңгээлинде жоопторду суммалашат жана андан кийин аларды баардыгынын назарына сунушташат;
- Тренер презентациялоо процессин байкап турат жана сурамжылоонун жооптору боюнча катышуучулар арасындагы ой жүгүртүүлөрдү өбөлгөлөйт.
- Процесстин аягында тренер катышуучулардан алар кандай сабактарды өздөштүргөндүгүн сурайт, жана өзөктүү учурларды жалпылайт. Ал ошондой эле топтун катышуу даражасынын негизинде теманы өздөштүрүү үчүн бул методду колдонуу тууралуу таасирлерди суммалайт.

Артыкчылыктары

- Метод катышуучулардын тема боюнча ар кандай пикирлерин жана көз караштарын өздөштүрүү үчүн колдонулат. Ал ар кандай пикирлер болгон учурга ылайыктуу келет жана ой жүгүртүү үчүн импульс катары кызмат кылат.
- Ал катышуучуларга пикир алмашууга, ошондой эле ар кандай көз караштарды жана мамилелерди баалоого жардам берет.
- Ал предметти терен өздөштүрүү жана тема менен таанышуу үчүн мейкиндикти камсыз кылат.
- Метод ар кыл темалар жана жеке суроолор үчүн колдонулат.
- Ал көңүлдү өзүнө тартат жана катышуучуларды жандандырат, ал кызыктуу, кыймылдуу (динамикалуу) келет жана активдүүрөөк катышууну өбөлгөлөйт. Мындан тышкary, бул метод кыила кызыктуу.



2.2.14. Башкарылуучу кыял чабыты (фантазия)

Башкарылуучу кыял чабыты (фантазия) методу белгилүү бир тема менен байланышкан жеке тажрыйбаны «жандандыруу» үчүн багытталат. Ал катышуучулардын кыялдарына, катышуучулар тарабынан жекече түрдө аныкталуучу белгилүү бир чектерге чейин дем берип турат. Метод ар бир катышуучуга предметти өздүк көрө билүүсүн аныктоого мүмкүндүк берет.

Даярдык жана процесс

- Тренер предметти тандайт жана аны бүтүндөй топко сунуштайт. Тематикалык мазмуну ар кандай болушу ыктымал.
- Тренер багытталма кыял чабыты (фантазия) үчүн шарттарды (жагдайды) даярдаши маанилүү: катышуучулар айланы түрүндө отургучтарда жайгашышат, алар жайбаракат абалда жана тынч отурушат, жумушчу мейкиндик жагымдуу жана кооптуу факторлорсуз (ызы-чuu, телефондор ж.б.), өзүнө тартып турат.
- Тренер башкарылуучу кыял чабыты (фантазия) үчүн керектүүлөрдүн баарын эсинде сактап турат, катышуучулар угуп жаткандарын сезип, түшүнүшүнө мүмкүнчүлүк берүү үчүн жай, тыныгуу менен сүйлөйт. Тренер методду кантип колдонуу керектигин түшүндүрөт жана эгер кимдир-бирөөгө көздөрүн жабуу ыңгайсыз болсо, ачып эле отурууга боло тургандыгын белгилейт.
- Тренер айланада отурган катышуучуларга методду колдонуунун төмөнкүдөй жол-жобосун (процедурасын) түшүндүрөт:

«Эми биз башкарылуучу кыял чабыты (фантазия) методун, релаксация жана кыял чабыты менен байланышкан көнүгүүнү колдонообуз. Креслого ыңгайлуу отуруунуз жана өзүңүздү бош коюнүз. Менин үнүм сilerге кызыктуу саякатка чөмүлүүгө жардам берет.

Бир кылка жай дем алыңыз, колдоруңузду жана буттарыңызды бош коюнүз, сиздин башиңыз, моюнуңуздан булчундары жумшара түштү, акырындап дөненизди да бош коюнүз. Сиз өзүңүздү өтө ыңгайлуу сөзө турган абалды табыңыз. Көздөрүңүздү жумуңуз. Эми мен сиздерге элестетилен саякат тууралуу айтып берем. Терен дем алыңыздар. Жакшы. Сиздин көздөрүңүз жабык, сиз эң кооз жерге, сиздин өздүк жериңизге жөнөп жаткандыгыңызды элестетиңиз.

Сиз өзүңүздү азыркыга караганда 10 жаш улуураак элестетиңиз. Өз кесиптик жолунүздү танданыз жана ким болууну кааласаңыз, ошол кесиптин ээси болуңуз, жана кайсыл жерде иштегиңиз келсе, ошол жакта иштеңиз. Өзүңүзгө өз жумуш орунунүздөн карап көрүңүз. Сизге керектүүлөрдүн баарын кошуңуз. Сиз каалагандарыңыздын баарына ээ болдуңуз. Бактылуу болуу үчүн сизде баары бар деп элестетиңиз. Дагы бир жолу текшериңиз. Сиз эмне жасап жатасыз, кайсыл жердесиз, ким менен иштеп жатасыз, ал жерде кандай адамдар иштеп жатышат? Сиз билген адамдар барбы? Же жокпу? Сиз өзүңүздү ал жерде кандай сезип жатасыз? Бардык кыймылдарды, сөздөрдү, ойлорду, кыймалдарды, түстөрдү, формаларды, жарыкты, үндөрдү, тийишүүлөрдү, жыттарды эстеп калыңыз»

ТЫНЫГУУ

«Эми өз саякатаңыздан кайтып келүүгө акырындап даярданыңыз. Аны акырындап аткарыңыз. Сиз өзүңүз каалаган учурда көзүңүздү ачсаңыз болот. Сиз кайрадан бул бөлмөгө кайтып келесиз. Эгер кимдир бирөө ордунан туруп, колу-бутун чоюп алууну кааласа, мүмкүнчүлүк берилет».

- Жалпысынан, релаксация жана башкарылуучу кыял чабыты (фантазия) 10 мүнөттөй созулат.
- (Эскертүү: эгер кимдир бирөө алаксып жана тапшырманы бүтүрбөй жатса, ага жылмаю менен карап, аны сөз менен қубаттап колдонуз. Ал каалаганын жасасын, бирок үн чыгарбастан).

«Эми мен сиздерден өз иштериңиздерди жана жумуш орундарыңыздарды Сиздин көз караш менен сүрөттөп чагылдырып берүүңүздү суранам. Сызыктарды, формаларды жана түстөрдү колдонуу менен, Сиз барган, Сиз сезген, Сиз көргөн жана таасирленген нерселерди мүмкүн болушунча таң сүрөттө чагылдырып тартыңыз. Өз тажрыйбаңызды кагазга чагылдырыңыз. Сиз канчалык сүрөтчү экендигиңиз маанилүү эмес. Ал Сиз үчүн эмнени билдиригендиги маанилүү. Сиз сүрөт тартып бүткөндөн кийин, ага кандайдыр бир аталаш ыйгарыңыз».

- Багытталган кыял чабыты (фантазия) методун колдонгондон кийин тренер катышуучулардан ал кандай еткөндүгү, алар өздөрүн кандай сезип жатышкандыгы тууралуу суралуу суралуу билет; каалагандардын баары ойлорун айта алышат.
- Сүрөт тартып бүткөндөн кийин тренер айлананын ичинде талкуулоону төмөнкү суроолорду колдонуу менен, уюштурат: «Сиздин көз карашыңыздан алганда кесип кандай сүрөттөлөт, сиз эмне кылып жатасыз, ошол эле учурда өзүңүздө кандай сезимдер болуп жатат? Сизди эмне мындай сезимдерге туш кылды? Сүрөттөгү жер кандайча аталат жана эмне үчүн?
- Талкуулоодон кийин тренер катышуучулардан пикирлерин билдириүүнү суранат жана талкуулоо процессиндеги талдоону өбөлгөлөйт.
- Тренер алар кандай сабактарды өздөштүргөндүгүн текшерет, талкууларды жалпылайт жана предметке жана өзөктүү учурларга тиешелүү өзөктүү идеялардын үстүндө ой жүгүрттөт.

Артыкчылыктары

Бул метод катышуучуларга ар кандай алкактарды жана алардын амбицияларынын чектерин «жоюуга» жардам берет. Жай маанайдагы атмосферада тренер кыялдарды теманы жана мазмунду байытууга жардам берүүчү тажрыйбага багыттайт.



2.2.15. Ысык карандаш

Ысык карандаш – бул, айрыкча теманы/предметти алкагында мазмунду терең өнүктүрүү процессинде, жуптарда иштөөнү тез аныктоого учун колдонулган метод.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы/мазмунду тандайт жана аны бүтүндөй топко сунуштайт.
- Топ айлана болуп отурат. Тренер карандашты айлананын борборуна жерге коюп, аны айланырат жана ошону менен жалпы тапшырманын үстүндө биргелешип иштөө учун жуптарды түзөт. Карандаш бул учурда ысык карандаш деп аталат.
- Негизги принцип болуп, жуптагы бир адам теманы өнүктүрүү менен суроо берет (карандаштын туюк башы ошол адамды көрсөтүп турат), ошол эле учурда жуптагы экинчи адам (карандаштын учталган учу көрсөтүп турат) суроого жооп бергендиги саналат.
- Адам темага таандык көз караштар, идеялар, пикирлер же тажрыйбаларга тиешелүү суроолорго жооп берет.
- Эгер карандаш буга чейин катышкандарды көрсөтүп калса, анда карандашты кайрадан айланыруу зарыл.
- Тренер ысык карандашты айланырат, процессти, ошондой эле катышуучулардын реакциясын көзөмөлдөйт.
- Аягында тренер катышуучулардан алар өздөрүн кандай сезишкендигин сурайт, жана сезимдерди жана мазмун көз карашынан алганда процессти талдоого өбөлгөлөйт. Тренер өздөштүрүлгөн тажрыйбаны жана предметке тиешелүү негизги идеяларды жана окутуунун өзөктүү учурларын кыскача түрдө баяндайт.

Артыкчылыктары

- Метод талдоо, терең өнүктүрүү жана тема тууралуу эмпирикалык ой жүгүртүү учун колдонулат жана ар кандай темалар учун универсалдуу.
- Ал жупташып иштөөгө көмөк көрсөтөт жана жуптардын натыйжалуу түзүлүшүн камсыз кылат.
- Ал катышуучуларды ишке тартат жана аларды жандандырат. Ал кызыктуу, өтө киймылдуу (динамикалуу) жана катышуучулардын көңүлүн өзүнө тартып турат. Метод түрткү берип турат жана оюн формасына ээ.



2.2.16. Топтордо талкуулоо

Топтордо талкуулоо – бул аны колдонуунун жүрүшүндө катышуучулар белгилүү бир теманы/ предметти/ маселени чакан топтордо талкуулашат жана белгилүү бир жоопторду жана чечимдерди биргелешип калыптандырышат. Андан кийин катышуучулар өз жоопторун жана чечимдерин аларды башка топтор менен салыштыруу жана белгилүү бир темаларды кийинки талкуулоо максатында сунушташат.

Даярдык жана процесс

- Тренер топтун пикирлерин жана көз караштарын аныктоо учун теманы/ предметти/ суроону тандайт.
- Топтордо талкуулоо тез түшүндүрүүгө жана маалыматтарды жана белгилүү бир тема/ предмет/ маселе боюнча топтун катышуучуларынын идеяларын терең түшүнүүгө мүмкүндүк берет.
- Талкуулоону көңүл эргитүүчү жана кецири кылуу учун кошумча материалдар (мисалы, плакаттар, жаңылыктар, мисалдар, тематикалык изилдөөлөр ж.б.) даярдалышы мүмкүн.
- Тренер предметти тааныштырат жана калыстык менен катышуучуларды чакан топторго бөлөт, тапшырма берет жана иштөө учун убакытты аныктайт.

- Тренер тандалган тема/предмет/маселе боюнча материалдарды өздөштүрүү үчүн жана суроолорго топ менен биргеликте жооп берүү үчүн топко тапшырма берет. Катышуучу өз ойлорун, көз караштарын так формада билдирип жана жоопторду бере тургандыгы күтүлөт.
- Топтордо талкуулоону баштоо үчүн тренер баарлашуунун кийинки көндүмдөрүн колдонууда топторду колдоп турушу маанилүү:
 - жеке пикирди чагылдыруунун ыкмасы катары билдириүнү колдонуу;
 - айтылгандарды түшүнгөндүктүү текшерүү; талкуулоого дем берүүчү ачык суроолорду колдонуу;
 - керектүү билдириүнү жөнөтө алган вербалдык эмес сигналдарды колдонуу;
 - талкуулоодо активдүү эмес катышуучуларга дем берүү үчүн узак эмес тыным ж.б.
- Тренер катышуучулардын нускамаларды түшүнүп жатканыгын текшерет, катышуучулар тарабынан өздүк ойлордун билдирилишин жана активдүү талкууларды колдоп турат.
- Тренер топтордогу процесстерге кылдат байкоо салып турат, зарыл болгон учурларда жардам берет, катышуучулардан материалдарды өздөштүрүүнү суранат, ар кандай идеялардын чагылдырылышина дем берет жана эмнеге көңүл буруу керектиги тууралуу так нускамаларга оң баадагы пикирлерди берет, ошондой эле топтордогу талкуулардан кийин жоопторду жалпылоо процессин багыттап турат.
- Топтор тема/предмет/маселе боюнча өз пикирлерин билдиришет.
- Презентациядан кийин тренер предмет/ маселе боюнча талкуулоону демилгелейт, топтордо жетишкендиктерди жана идеяларды талдайт жана жалпылоону өткөрөт.
- Андан соң тренер катышуучулардан алар өз пикирлерин көрсөтүп жаткан учурда жана топто предметти өздөштүрүү учурунда, башка катышуучулар ар кыл көз караштарды айтып жатканда эмнени сезишкендигин, презентацияга карата даярдануу процессинде топ кантит бир пикирге келишкендигин, аларга теманы/ предметти/маселени өздөштүрүү үчүн дагы бир нерсе керек боло тургандыгы тууралуу сурайт. Андан соң тренер жыйынтыктарды жалпылайт.

Артыкчылыктары

- Метод катышуучулар өз ойлорун так, эл алдында жана эркин билдириши үчүн аларды мотивациялоо максатында сунушталат.
- Эмпирикалык окутуу башка адамдардын тажрыйбасынан сабактарды алуу жана тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү катары дем берет.
- Катышуучуларды баарлашуунун жана сөз менен билдириүнүн, аргументациялоонун жана макулдукка жетишүүнүн өздүк көндүмдөрүн андан ары өнүктүрүүгө активдештириет жана дем берет.
- Катышуучулар кайтарым байланышты жана өздөрү иштеп жаткан теманын жалпылоосун альшат.
- Метод кызыктуу, жагымдуу атмосфера түзөт. Метод топтун көңүлүн бурат жана биргелешип катышууга өбөлгөлөйт. Ал конструктивдүү жана кыймылдуу (динамикалуу).



2.2.17. Экскурсия/изилдөө

Экскурсия / изилдөө бул изилдөө жана ачылыш жасоо аркылуу окутуу үчүн окуу мекемесинин чектеринен (мисалы, мектеп) тышкary башка жерге чыгуу дегенди билдирет.

Даярдык жана процесс

- Тренер теманы жана/же тапшыманы тандайт жана экскурсияны/изилдөөнү кылдат даярдайт жана пландаштырат. Ал орунду тандайт, катышуучуларды окутуу жана пландоо жана изилдөө көндүмдөрүн өнүктүрүү аркылуу даярдайт.

- Катышуучулар экскурсия/изилдөө учурунда бир катар методикалык иш билгилиktи (компетенцияларды) колдонушу керек. Аларга, мисалы, максаттуу байкоо жүргүзүү, интервью, тажрыйбаларды жана ачылыштарды документациялоо (мисалы, эскиздер, фотосүрөттөр, аудио же видео жазуулар), топтордогу иштөө, экскурсиядан кийинки маалыматтарды кийинчөрөк иштетүү кирет.
- Экскурсиядан/изилдөөн кийин байкоолор жана тажрыйбалар менен алмашуу, алынган жыйынтыктарды талкуулоо, баштапкы гипотезаларды, суроолорду, теориялык категорияларды карап чыгуу жана негизги тыянактарды окуучуларга сунуштоо зарыл. Көргөзмөнүн жыйынтыктары тууралуу плакаттарды мектептин коридорлоруна илип коюуга, кинопроекцияны уюштурууга ж.б. болот. Сырттагы публика учун тасманы көрсөтүүнү уюштурууга, мектептик же жергиликтүү газетага макаланы чыгарууга ж.б. мүмкүн.
- Бардык милдеттерге кошумча катары жеke жүрүм-турумду, методикалык иштерди, жыйынтыктарды жана топтолгон тажрыйбаны баалоо маанилүү.
- Экскурсияны/изилдөөнү өткөрүү учун мектепке жакын жерди тандоо сунушталат. Изилдөө ар дайым конкреттүү предметтин айланасында уюштурулушу керек, мисалы, компаниялардагы иш шарттарды, жергиликтүү газетадагы же радиостанциядагы журналисттин ишинин шарттарын; соода борборундагы жарнамалын; жаштар учун оюн-зооктук сунуштарды; мэриядагы саясий маданиятты ж.б. өздөштүрүү.
- Изилдөө учурунда катышуучулар кандай сезимдерге кабылгандыгын аныктоо учун тренер катышуучулар менен талкуулоону уюштурушу, жетишкендиктерди жана жыйынтыктарды жалпылоосу зарыл.

Артыкчылыктары

- Изилдөө методу изилдөөчүлүк окутууну жакшыртат, кызыгууну, жеke ишмердүүлүктүү, жеke жоопкерчилиktи жана өзүн-өзү уюштура билүүчүлүктүү жаратат, жалпысынан алганда методикалык иш-билгилиktи (компетенттүүлүктүү) өнүктүрүүгө жана «билигө ынтызар ақылды» калыптандырууга шарт түзөт.
- Биргелешип, эреже катары, чакан топтордо иштөө аркылуу изилдөө милдеттерди бөлүштүрүүгө ылайык социалдык окутуу процессин жакшыртат жана социалдык тармактар, мисалы, балким, катышуучулар учун жабык болгон, эмгек рыногу менен таанышууга көмөктөшөт.
- Изилдөөлөр адамдар менен, мекемелер менен жана коомчулук менен тыштан өз ара аракеттешүү көндүмдөрүн калыптандырат.
- Изилдөөнүн жардамы менен катышуучулар текст, сүрөттөлүш ж.б. түрүндө кырдаалды символдор аркылуу берилген элестетүү аркылуу алынбай турган тажрыйбаны ала аlyшат. Мисалы, катышуучулар ызы-чууну угушу мүмкүн, фабриканын жытын сезиши ыктымал, ошентип алар жумуштун шарттары тууралуу толук кабардар боло аlyшат.
- Эксперттер менен жолугушуу ар кандай көз караштар жана ырым-жырымдар тууралуу толук кабардар болууга, ошондой эле өздүк жеke көз караштарды кичине өзгөртүүгө жардам берет. Ошондой эле пикирди белгилүү бир атайын ролдорду аткаруучу – байкоочу, интервьюер, сүрөтчү ж.б., катышуучулар тууралуу да айттууга болот.
- Экскурсия / изилдөө – бул мектептердин коомго жана жергиликтүү коомчулукка карата багыт аlyшынын методикалык көрүнүшү.
- Акырында, изилдөө билимдерди өздөштүрүүнүн методу катары эс-тутумду жакшыртат; мындан тышкары, өздөштүрүлгөн тажрыйба менен өздүк билимдерди салыштыруу жүрөт.



2.2.18. Ассоциациялардын картасы

Ассоциациялар картасы – бул өзөктүү идеялар формасында маалыматтарды сунуштоого мүмкүндүк берүүчү метод. Бул маалымат чыгармачыл туюнталар, белгилер жана түстөрдү колдонуу менен кагаздын бир бетинде жайгаштырылат.

Даярдык жана процесс

- Тренер картаны түзүү үчүн теманы жана предметти тандайт жана ар бир катышуучу үчүн тиешелүү материалдарды: текст, А4 форматындағы кагаз жана ар кандай түстөгү фломастерлерди берет.
- Тренер кириш кебин даярдайт жана методду, анын артыкчылыктарын жана процессти түшүндүрөт. Андан соң ал ассоциациялардын карталарын түзүү боюнча так нускаманы берет.
- Нускамалар:

«Сиздердин алдыңыздарда текст турат, анын негизинде сиз карта түзүшүңүз керек. Текстти көңүл буруп окуп чыгыңыз жана ар бир абзацтагы өзөктүү сөздөрдү бир түс менен жана башка түс менен өзөктүү сөздөр болбогон, бирок маанилүү болгон сөздөрдү белгилеп чыгыңыз. Эгер астын сыйууну аткарсаңыз, сиз текстти ондай элэ эстеп каласыз, себеби 25% жакыны өзөктүү сөздөр, ал эми калган 75% өзөктүү сөздөрдү байланыштырууучу сөздөр болуп саналышат. Текстти окуп чыгып жана өзөктүү сөздөрдү жана терминдерди белгилеп алып, тексттин негизги идеяларын символикалуу түрдө көрсөтүүгө аракеттенип көрүңүз. Борбордук теманы же маселени өзөктүү термин формасында А4 форматындағы горизонталдык бағыттагы кагаздын борборунда символдор аркылуу берилген белгилер менен көрсөтүү кажет. Өзөктүү идеяны же негизги терминди тартыңыз. Борбордук белги (символ) 5см жакын көлөмдө болушу керек, жана А4 форматындағы кагаздын ортосуна эч кандай алқактары жок элэ жайгаштырылыши абзел, жана, жок дегенде, уч түс менен аткарылыши керек. Борбордук белгинин (символдун) тегерегине бир нече ири башкы бутактарды тартып чыгыңыз (мисалы, даректын бутактары) жана ассоциациялар түрүндө бутактарга өзөктүү сөздөрдүн белгилерин (символдорун) же элес сүрөттөрүн тартыңыз. Кийинки этапта негизги бутактар андан майдаларга дагы бөлүнүп кетет, алардын ичине сиз мурда калың бутакка тартып чыккан, өзөктүү идеялар менен байланышкан маанилүү идеялардын жана терминдердин сүрөттөрү же белгилери (символдору) тартылат. Мүмкүн болушунча көбүрөөк түстөрдү колдонуңуз жана белгилерди (символдорду) жана сүрөттөрдү уч өлчөм деңгээлинде берүүгө аракеттенип көрүңүз. Эгер сизге оор болсо, аларды символдор аркылуу, өз жөнөмдөмдүүлүктөрүңүзө жараша, берсөңиз да болот. Биз ар бирибиз өз ассоциацияларбызызды символдор аркылуу берүү үчүн колдоно тургандыгыбызызды, жана ассоциациялар картасы «жеке карта» болуп санала тургандыгын эстен чыгарбаңыз».

- Тренер картаны жеке же топтук катары түзүү үчүн материалдарды даярдап коё алат. Ар бир катышуучу жазуу түрүндөгү нускамаларды алыши жакшы болот.
- Тренер карталарды түзүү боюнча процесс жана нускамалар түшүнүктүү болгонун текшерет жана тапшырманы аткаруу үчүн убакытты аныктайт. Символдор аркылуу чагылдырылган презентация тууралуу кеп болуп жаткандыктан, тренер катышуучуларга алардын сүрөт тартуу көндүмдөрү бааланбай тургандыгын айтуусу маанилүү. Катышуучуларды өздөрүнүн ойлорун чыгармачылык менен изденип көркөм чагылдырууга демилгелеп турлуу маанилүү.
- Тренердин үлгү, мисал даярдап койгондугу жана, нускамаларды сунуштоого жараша, ассоциациялардын картасын тартып туршуу пайдалуу болот.
- Эгер карта чакан топтун ичинде же бүтүндөй класс тарабынан түзүлүп жатса, картаны түзүүгө топтун бардык катышуучуларынын катышуусу маанилүү. Бул деген, фломастерлер же карта доссага жазылып жаткан болсо, анда бор, символдор аркылуу берилген формада маалыматтарды сунуш кылуу үчүн ассоциациялардын чынжырчасы түрүндө колдон колго өтүп туршуу керектигин билдиret. Ошентип, процесс ар бир катышуучуга өзөктүү сөздөрдүн карточкаларын толуктоого түрткү болот.

Артыкчылыктары

- Метод көптөгөн жана ар кыл мазмундагы темалар үчүн ылайыктуу.
- Ассоциациялар картасы өзөктүү терминдерди, аларга тиешеси жок предметтерден бөлүү менен, так аныктайт. Ошону менен ал кереги жок сөздөрдөн оолактатып, жана керексиз тактамаларга убакытты коротуунун алдын-алат.
- Метод бардык катышуучуларды чыгармачыл жекече символдор аркылуу берилген же топтук чагылдырууга тұртқу берүү менен активдештириет. Маалыматтардың жана идеялардың ири көлөмү камтылган материалдарды визуалдаштыруу үчүн сунушталат.
- Ал мээнин эки жарым шарын тең: логикага: талдоо, сандар, сыйыктуулук, сөздөр, логика, тизмелерге жооп берген сол жарым шарды; чыгармачылык: синтез, мейкиндиктін түшүнүү, түстөр, ритмдер, элестетүү борборлору, үч өлчөмдүүлүк, ассоциациялар үчүн жооп берүүчү оң жарым шарды активдештириет. Баш мээнин оң жана сол жарым шарлары бирге иштей баштаган учурда, биздин мээбиз жүз эсे натыйжалуу боло алат! Ассоциациялар карталары баш мээнин оң жарым шарынын да, ошондой эле сол жарым шарынын да көңүлүн буруучу элементтерди камтыйт, ал эми түстөрдү элес сүрөттөрдү, ассоциацияларды колдонуу маалыматтын тез эске сакталышын шарттайт.
- Ассоциациялар картасын дайыма кийинчөрөк негизги идеяларды, деталдар тууралуу ой жүгүртүүлөрдү эске салуу үчүн эскертме жазуулар катары колдонууга болот.
- Ассоциациялар картасын класста же топто түзүүдө катышуучулар кызметтешүүгө ар кандай идеяларды жана катышуучулардын салымдарын кабыл алууга жана сыйлоого үйрөнүшөт, бул метод биргелешип чечим кабыл алуу үчүн сунушталат.
- Чыгармачыл, кызыктуу, мотивациялоочу метод. Метод окуу процессин жана символдор аркылуу чагылдырылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Окутуу натыйжалары тез жетишилет. Бул баардыгы катыша турган оюн жана оюн-зооктор аркылуу окутуу. Визуалдуу (көрүү) жөндөмдүүлүктөрү бар катышуучулар бул методу баалашат, ал практикалык маанингэ ээ, жана анын жыйынтыктары кийин колдонулушу мүмкүн. Алардын маңызын түшүнүү шартында ассоциациялар картасы контентти өздөштүрүүнүн эң жөнөкөй жана натыйжалуу ыкмасы болуп чыгат.



2.2.19. Имитациялоо/жагдайды моделдештириүү

Анткордук (симуляция) – бул белгилүү бир тема/ предмет боюнча чыныгы турмуштук кырдаалдарды окшоштурууну (имитациялоону) билдирген метод. Анткордуктун (симуляциянын) катышуучулары чындыкты талдай алышат. Анткордук (симуляция) аркылуу ар бир топ өзүн текшере алат жана өзүнүн инсандыгынын жаңы аспекттерин жана башкалардын аспекттерин аныкташат. Катышуучулар өздөштүргөн тажрыйбаларын құнумдүк тажрыйба менен байланыштыра алышат жана жашоо-тиричиликте аны ар кыл жагдайларда колдоно алат. Бул метод катышуучуларга өз көз караштарын жана жүрүм-турумун текшерүү жана жаңы көндүмдердүү коопсуз окуу чөйрөсүндө колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Даярдык жана процесс

- Тренер чыныгы анткордук (симуляция) үчүн теманы жана ролдорду аныктайт, тапшырманы аткарууда ар бир катышуучу белгилүү бир ролго ээ болушу үчүн, анткордуктун (симуляциянын) бөлүгүн же бүтүндөй сценарииди даярдайт. Тренер тапшырмалар жана кыскача нускамалар жазылған карточкаларды да даярдап кое алат. Коюлган милдетке жараша анткордукка (симуляцияга) канча катышуучу катыша турғандыгын да көрө билүү маанилүү.

- Тренер катышуучуларды милдеттер, эрежелер менен тааныштырат жана аларга имитациялоого бөлүнгөн убакытты маалымдайт. Анткордукка (симуляцияга) ыктыярдуу катышкан катышуучулар ролдор сүрөттөлгөн таратуучу материалдарды алышат. Кырдаалды мүмкүн болушунча чындыкка жакындастып чагылдырып берүү маанилүү экендигин тренер белгилеп өтөт.
- Катышуучулар алгач таанышып, жана аны белгилүү бир роль менен байланыштыруу учун сценарииди окуп чыгышы керек. Максат катышуучулар белгилүү бир адамдын «ролуна кирип», кырдаалдын андан ары өнүгүшүн өзүнө элестете ала тургандыгында, бир нече потенциалдык чечимдерди аныктап жана бир ролду тандай алгандыгында жатат.
- Тренер катышуучулардан аларга ролдор, жагдай жана нускамалар түшүнүктүү болгондугу тууралуу сурайт. Тренер жана катышуучулар даярданууга жана анткордук (симуляция) процессинин өзүнө жумшала турган убакыттуураалуу келишип алышат. Тренер макулдашылган убакытты, ошондой эле окуп чыгуу, ойлонуу, сунуштарды кийирүү, талкуулоо жана чыныгы кырдаалды өнүктүрүү учун; бир нече потенциалдуу чечимдерди сындал көрүү жана анткордук (симуляция) учун өкүлдердү тандоого убакытты белгилеп алат.
- Тренер ар бир катышуучу анткордукту (симуляцияны) көңүл буруп жана эч тоскоолдуксуз көрүүгө мүмкүндүк берүүчү эркин мейкиндикти даярдайт, жана, мүмкүнчүлүк боло турган болсо, импровизациялык сахнаны уюштурат, байкоочулар учун отургучтарды жарым айланы кылыш жайгаштырат.
- Роль атайын шаймандарды же буюмдарды талап кылган учурда, тренер катышуучуларды ошол буюмдарды же шаймандарды ала келүүнүн зарылдыгы тууралуу кабардар кылат же аларды өзү күн мурунтан ала келет.
- Эгер аудитория кандайдыр бир тапшырма аткарышы керек болсо, анда ролдук оюндардын баштоодон мурун так нускамаларды берүү зарыл.
- Тренер окшоштурууну (симуляцияны) модерациялайт; катышуучулардан түшүндүрмө берүүнү жана катышууну суранат; топтун деңгээлинде түшүндүрмө берүүнү жана тыянактарды чыгарууну суранат; окшоштуруудан (симуляциядан) өздөштүрүлгөн сабактар тууралуу жана алардын чыныгы жашоо-тиричилик менен байланышы тууралуу сурал билет; окшоштуруудан (симуляциядан) кийин кайтарым байланыш берилет жана жыйынтыктар жалпыланат.

Артыкчылыктары

- Метод катышуучуларга чыныгы жагдайларга аралашууга жана аны элестетүүгө мүмкүндүк берет.
- Ал чыныгы жагдайлардагы практиканын жардамы менен өзүнө болгон ишенимдүүлүктү өбөлгөлөйт.
- Ар кандай вариантарды карал чыгууда сунушталат жана жаңы көз караштар, баалуулуктар жана чыныгы жашоодогу жүрүм-турум моделдерин кабыл алуунун же мурдагылардын өзгөрүшүнүн үстүндө иштеп жатканда айрыкча сунушталат.
- Катышуучулар алардын жүрүм-туруму окшоштуруунун (имитациянын) жардамы менен башкаларга кандай таасир тийгизе тургандыгын жана ага кандай таасирленгендигин көрө алышат.
- Анткордук тандоонун кесепттеринен коркпостон, кырдаалдын өнүгүшүнүн бардык вариантарына жол берет жана ишенимге негизделет.
- Күнүмдүк жагдайларда билимдерди колдонуунун, көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн жана көз караштарды өздөштүрүүнүн чыгармачылык методун билдириет.
- Бул практикалык метод катышуучуларды активдештириүү учун жана чыныгы жагдайларда таасирденүүсү учун көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ал активдүү катышууну талап кылат. Анткордук (симуляция) – бул көңүлдүү жана топтун көңүлүн кызыктырып тартып турат.



2.2.20. Жуптардагы интервью

Сүрөттөлүшү

Интервью – бул күн мурдатан даярдалган суроолордун негизинде маалыматтар топтолгон учурда бир же эки адамдын ортосундагы сүйлөшүү. Интервьюнун негизги максаты адамдын субъективдүү көз карашы тууралуу (ишенимдери, көз караштары, тажыйбасы, атайын билимдери) маалыматтарды топтоо болуп саналат.

Даярдык жана процесс

- Идеалдуу интервью адамдардын жеке катышуусу менен жүргүзүлөт, бирок ошондой эле телефон же электрондук почта аркылуу да жүргүзүлүшү мүмкүн.
- Тренер ылайыктуу теманы тандайт, темага тиешеси бар суроолордун тизмесин даярдайт. Суроолорду даярдоо учурунда тренердин максаты темага тиешелүү болгон, ачык же жабык, тема боюнча көз караштарга, ишенимдерге, тажыйбага жана билимдерге бағытталган суроолорду иштеп чыгуу болуп саналат. Алар аңгемелешүүчү так жооп берсе ала тургандай түрдө түзүлүшү керек.
- Тренер дээрлик ачык мүнөздө боло алган интервьюнун темасын белгилейт (мисалы, сиздин аңгемелешүүчү тарап натыйжалуу окутууну кандайча элестете тургандыгын, иш менен камсыз кылуу кызматтары тууралуу эмне билгендигин, анын жашаган жеринин спецификасы кандай экендигин, ал эс алуу күндөрү эмне кыла тургандыгын ж.б. аныктоо).
- Интервьюнун алдында тренер аны өткөрүүнүн методун, катышуучулардын алдында турган милдетин түшүндүрөт, ошондой эле интервьюну өткөрүү үчүн убакытты аныктайт.
- Тренер катышуучулардын көңүлүн маанилүү деталдарга: көз менен түз байланышып турруу, жоопторду жазуу, чечмелебестен же пикир айтпастан жоопторду кабыл алуу, баарлашуунун тону, дененин позасы, жүзүңүздөгү маанай жана кыймыл-аракет, ишараттарга бурат. Тренер керектүү материалдарды ар бир катышуучуга берет: суроолордун тизмеси, катышуучулардын ролдорунун тизмеси ж.б.
- Тренер чоң топ менен иш алып барган учурда (экиден көп адам), ал эки топту түзөт. Биринчи топтун катышуучулары А тапшырмасын алышат, экинчилери – В тапшырмасын алышат (белгилүү бир жагдайларда тапшырмалар бирдей болушу мүмкүн). Катышуучулар үн катпастан даярданышат.
- Жуптар карточкаларды алуу жолу менен капысынан эле тандалышат (жуптун бир катышуучусу биринчи топтон, экинчиси – экинчи топтон). Жуптун ар бир катышуучусу аңгемелешип жаткан адамдан үч мүнөттүн аралыгында интервьюю алат, анын ишинин продуктусу болуп суроолор, жооптор жана жыйынтыктарды чыгаруу саналат.

Интервьюдан кийин тренер катышуучулар эмнени биле алышкандыгы тууралуу талкуу жүргүзөт.

Альтернативалык метод: эксперт менен интервью

- Метод кайсыл бир тармактагы эксперттин чакырылышын жана ал иштеген тармактан маалыматтарды алуу максатында эксперттен сурамжылоо жүргүзүүнү билдириет.
- Экспертти сурамжылоонун фазаларын: даярдануу, интервьюну өткөрүү жана алынган маалыматтарды иштетүүнү кармануу маанилүү.

- Даярдык интервьюонун убактысын (узактыгын) пландоону камтыйт. Даярдыктын бир бөлүгү экспертти интервьюонун мүнөзү, темасы жана мазмуну, топтун түшүнүү деңгээли; кийинки жолугушулар жана кызматташтык үчүн потенциал; күтүүлөр менен тааныштырууда жатат, Даярдыктын экинчи бөлүгү катышуучуларды даярдоо менен байланышкан: топту эксперттин келиши тууралуу кабардар кылуу; алардагы демилгелүүлүк сезимин жандандыруу; мүмкүн болгон суроолордун тизмесин жана аңгемелешүүнү өткөрүүнүн жол-жобосун (процедурасын) даярдоо; жоопторду жазуу методун жана отургучтарды жайгаштырууну аныктап алуу зарыл.
- Тренер интервьюону өткөрүү үчүн шарттарды камсыз кылат, экспертти жана топту жолуктурат, катышуучулардын баарын кыскача тааныштырат жана интервьюонун максатын, ошондой эле интервьюону өткөрүү методун жана макулдашылган жол-жобону (процедураны) белгилеп берет. Тренер зарыл болгон учурларда ага кийлигишет, себеби максат топ эксперт менен интервьюону өз алдынча жүргүзүүдө жатат. Жыйынтыктоочу этапта тренер экспертке убакытты бөлүп келгендиги жана интервьюога катышып бергендиги үчүн ыраазычылык билдирет жана топко жыйынтыктар жана топтолгон маалыматтар үчүн ыраазычылык билдирет.
- Маалыматтарды иштетүү процессинде тренер тажрыйба алмашууга дем берет жана катышуучулардан алар кандай жаңы нерселерди билгендигин, жана аларга кошумча маалымат керек болобу же жокпу сурал билет. Ал түшүнүүнү, окутуунун өзөктүү учурларын текшерет жана тема боюнча жаңы идеяларды жалпылайт.

Артыкчылыктары

- Метод катышуучуларга бири-бири тууралуу жана берилген тема тууралуу көбүрөөк билүүгө мүмкүндүк берет.
- Окутуу салыштырмалуу кыска убакытты камтыйт, анын аралыгында бардыгы активдүү катышышат.
- Ал катышуучуларга маалыматтарды топтоого жана теманы кызыктуу ыкма менен – «биринчи булактан» өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.
- Ал тең катышуу дегенди билдирет.
- Метод кызыктуу, динамикалуу, көңүлдү бурат, демилгелейт жана кызыктырат.

